

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫ**

**А. А. АЛТМЫШБАЕВ атындагы ФИЛОСОФИЯ ИНСТИТУТУ**

**“КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ”  
ОКУУ-ИЛИМИЙ-ӨНДҮРҮШТҮК КОМПЛЕКСИ**

**Д 22.23.676 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ**

*Кол жазма укугунда*  
**УДК 316:334:316:752**

**ЖУНУШОВА САЙКАЛ ОРОЗОВНА**

**КЫРГЫЗСТАН ЖАШТАРЫНЫН СОЦИАЛДЫК  
ИДЕНТТҮҮЛҮГҮ: АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ**

**22.00.04. – социалдык түзүлүш, социалдык институттар жана процесстер**

**социология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын  
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын  
АВТОРЕФЕРАТЫ**

**БИШКЕК – 2025**

Иш Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин социалдык-гуманитардык илимдер институтунун социология жана социалдык иштер кафедрасында аткарылган

**Илимий кеңешчиси:** Мадалиев Мухтарбек Мисирович – саясий илимдеринин доктору, профессор, “Кыргызстан Эл аралык университети” окуу-илимий өндүрүштүк комплексинин мамлекеттик тил боюнча проректору

**Расмий оппоненттер:** Мотукеев Болот Джакишибаевич – социология илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын Олимпиадалык академиясынын президенти.

Садвакасова Айгүль Какимбековна – социология илимдеринин доктору, профессор, Казакстан Республикасынын Маданият жана маалымат министрлигинин колдонмо этносаясий изилдөөлөр институтунун директорунун орун басары

Садырова Мансия Санаргалиева – социология илимдеринин доктору, профессор, Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин социология жана социалдык иштер кафедрасынын профессору


**Жетектоочу мекеме:** Л.Н.Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин Журналистика жана коомдук илимдер факультетинин социология кафедрасы. Дареги: Казакстан Республикасы, Астана ш., А.Янушкевич көч., б

Диссертациялык иш 2025-жылдын 14-майында saat 13:00де Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын акад. А. А. Алтышбаев атындагы философия институту жана “Кыргызстан Эл аралык университети” окуу-илимий өндүрүштүк комплексине караштуу социология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденини алуу боюнча уюштурулган Д 22.23.676 диссертациялык кеңештин жыйынында корголот. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Лев Толстой көч., 17А/1, конференц-зал (3-кабат, 309-аудитория).

Диссертацияны коргоону онлайн трансляциялоонун идентификациялык коду: <https://vc.vak.kg/b/222-rvy-21r-23d>

Диссертациялык иш менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын борбордук илимий китеpekanaсынан (дареги: 720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265-а), “Кыргызстан Эл аралык университети” окуу-илимий өндүрүштүк комплексинин китеpekanaсынан (дареги: 720007, Бишкек шаары, Л.Толстой көчесү, 17А/1) жана Кыргыз Республикасынын УАКтын <https://vak.kg> сайтынан таанышууга болот.

Автореферат 2025-жылдын 14-апрелинде жөнөтүлдү.

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы, социология илимдеринин кандидаты, доцент  Шаршембиева Т. С.

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

**Диссертациялык иштин актуалдуулугу.** Кандай гана коом болбосун, ар кандай социалдык топтордун өзгөчөлүгү, кебүнесе, ошол коомдо социалдык-экономикалык кризистер күч алганда атайын илимий иликтеөлөрдө муктаж болуп келген. Азыркы кыргыз коомунун базар экономикасына етүүсү өзгөчө шартта башкача айтканда маалыматтык доордун күч алусу, ааламдашуунун дүйнөнү курчоосу, коомдук процесстердин тез өзгөрүүсүнө туш келди, бул социалдык жаңылануулар жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышына өзгөчө таасирин тийгизүүде. Мындай тез жаңыланууларга дуушар болгон коомдук турмушта бардык социалдык институттар ар кандай өзгөрүүлөрдө дуушар болушууда. Базар экономикасынын шарттарына тура келүүчү баалуулуктар, негизинен, алардын, салттык коомдо калыптануусу өзгөчөлүктөр, карама-каршылыктар, ар кандай ички, тышки факторлордун негизинде жүрүүде.

Жаштар социалдык-демографиялык өзгөчө топ катары көп учурларда моралдык, этникалык, диний, кесиптик, граждандык, экономикалык жана башка иденттүүлүктөрдө өзүлөрүн таба албай, коомго тезирээк позитивдүү социалдаша албай (сүнгүп кире албай), ар кандай деңгээлдеги кыйынчылыктарды жеke жашоосунда башынан еткөрүп келет. Ошондуктан, биздин оюбузча, жаштардын ар кандай тобу өзүнүн социалдык иденттүүлүгүн толук түрдө өздөштүре албай турган учурда алар эртенек жашоосуна кооптонуу, алсыздык, коркунуч менен карайт. Ал эми алсыздык, кооптонуу, коркунуч адамдын жүрүм-турумунда агрессияны пайды кылат. Бир жагынан алганда, коомго аралаша албаган, ез доорундагы жашооттурмушка жуурулушуп кетпеген, өзүнүн ордун кайсы бир социалдык топтордо таба албаган жаш адам негативдүү жүрүм-турум менен жашайт. Андай учурда жаштар терс кадамдарга кабылышы толук мүмкүн. Мындай жүрүм-турумду психологдордун аныктамасынын негизинде жаш адамдын өзүн-өзү коргонуусунун бир формасы катары кабылдоого болот дагы, коомдо негативдүү консолидация, аралашуу механизминин мисалы катары көрсөтүлөт.

Ошондуктан, жаштардын өзгөчө социалдык-демографиялык топ катары социалдык иденттүүлүгүн, калыптануу процессиндеги механизмдерин жана факторлорун изилдөө бүгүнкү күндө жаш адамдын инсандыгын иликтеөдөгү кейгөйлөрдүн бири болуп саналат. Бүгүнкү күндө дүйнө, бир жагынан, илимий-техникалык, технологиялык, маалыматтык жетишкендиктер менен мунөздөлсө, экинчи жагынан, иденттүүлүктүн салттуу формалары бузулуп, салттык баалуулуктардын алкагында калыптанган адамдын өзүн-өзү таануусунун субъективдүү сезимдери өзгөрүүде. Бул жаш муундун турмуштук стратегияларынын калыптануу процессинде өзгөчө байкалууда.

Социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдүн шартында жаштардын социалдык иденттүүлүгү татаалдыгы жана карама-каршылыгы менен айырмаланат. Ушуга байланыштуу, заманбап шарттарда жаш адамдын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышында ой жүгүртүүнүн, турмушка

көз караштардын, жүрүм-турум стилдеринин өзгөчөлүгүн изилдөө азырky күндүн реалдуулугу менен тыгыз байланышкан. Учурдагы жаштардын социалдык иденттүүлүгү – бул социалдык, топтук идеалдарын жана жашоо стандарттарын кабыл алган жаш адамдын ички абалын чагылдырган көп факторлу түзүлүшкө ээ, анан дагы социалдашуу процессине көмектешүүчү татаал инсандык түзүлүш деп түшүнсө болот. Демек, бул кейгейдүн актуалдуулугу азырky учурда жаш адамдын жашоосунун бардык тармактары учун маанилүү, татаал карама-каршылыктуу трансформациялык процесстер жүрүп жаткан Кыргызстанда түзүлгөн социалдык-маданий реалдуулук менен байланыштуу.

Ошондуктан, социалдык иденттүүлүктүн калыптануу процессинде конкреттүү жаш адамдын жана бүтүндөй жаш муундун турмуштук келечегин андан ары аныктоого жаштардын коомдук аң-сезиминин жетилгендик деңгээли өзгөчө таасир этет. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаштарынын басымдуу белүгүнүн социалдык өзгөчөлүгүн ачып берген жаш адамдын жалпыланган, базар мамилелерине бағытталган социалдык портрети теориялык жактан иштелип, толук талдана элек.

Калыптанып салттуу маданий баалуулуктардын чектери жок кылышында. Анын натыйжасында инсандыктын туруктуу кризиси жаш адамдын өзүнчө инсандык аң-сезиминин деңгээлинде эле эмес, жалпы жаңы муундун арасында да байкалат. Мынай процесстер жаш муундун өзүн жана коомдогу ордун аныктоого таасирин тийгизүүдө. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаштары кылыштуулуктун деңгээлине, баңгилиткин жайылышына жана айлана-чөйрөнүн булганышына, мүмкүн болуучу экологиялык кырсыкка, ар кандай топтордун өлкөнүн экономикалык саясатына тийгизген таасирине көп тычсызданышат. Жаштардын көпчүлүк катмарлары жаңы, позитивдүү инновациялык баалуулуктарга аралашып, өзүлөрүнүн жүрүм-турумун айкындоодо, бирок ошол эле учурда кээ бир либералдык, демократиялык баалуулуктардын салттык коомго туура келбegen шарттарында жаштардын маргиналдашуусуна, коомдо, жеке жашоосунда өзүн табууга тоскоол болууда. Ушул көрүнүштөрдүн туундусу, өзөгү Кыргызстандагы жаштардын социалдык-демографиялык, өзгөчө топ катары социалдык иденттүүлүгүнүн калыптаныш процесстериндеги кейгейлердүү илимий-социологиялык жактан анализдөө зарылдыгын далилдеди.

Ошондуктан, заманбап кыргыз коомундагы социалдык-экономикалык кризис, руханий коопсуздук, улуттуу сактап калуу, улуттун андан ары калыптануусунда, ааламдашуунун күч алып турган мезгилинде жаштардын социалдашуу процессинде төмөндөгүдөй кейгейлөр пайда болот: Мен киммин? Коомго кандай пайда алып келе алам? Мен өзүмдү коомдогу кайсы топтун мүчөсүмүн деп кабылдайм, түшүнөм? Ошол өзүм тандаган топко туура келембى? Өзүмдү бир топтун активдүү мүчөсү катары алып жүрө аламбы? Коомдо андан ары өнүгө аламбы? – деген суроолор түшөлтөт.

Демек, бүгүнкү Кыргыз коомунда жаштарды өзгөчө социалдык-демографиялык топ катары социалдык иденттүүлүгүн, калыптаныш

процессин социология илимдеринин негизинде ар тарааптуу, системалуу илимий анализдөө күндүн талабы.

Диссертациянын темасынын приоритеттүү илимий бағыттар, ири илимий программалар (долбоорлор), билим берүү жана илимий мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү негизги илимий изилдөө иштери менен байланышы. Диссертациялык ишти аткаруу процессинде: 1) автор “Кыргызстандагы жаштар кыймылы: элитаны калыптануу процесси” аттуу темадагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин илимий-изилдөө долбоорун ишке ашырууда илимий жетекчилик кылды (2014-ж.); 2) “Кыргызстандын жаштарынын социалдык иденттүүлүгү: кейгейлөрү, карама-каршылыктары жана келечеги” аттуу темадагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин илимий-изилдөө долбоорун ишке ашырууда жетекчилик кылды (2015-ж.); 3) “Кыргызстан жаштарынын иденттүүлүгүн калыптандыруу процессиндеги диний факторлордун ролу” аттуу темадагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин илимий-изилдөө долбоорун ишке ашырууда жетекчилик кылды (2016-ж.); 4) “Борбордук Азиядагы ислам факторунун таасири жана коомдогу коопсуздугун камсыз кылууда элитанын ролу” аттуу темадагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин илимий-изилдөө долбоорун ишке ашырууда жетекчилик кылды (2017-ж.); 5) “Ааламдашуу шартында Борбордук Азиянын коопсуздугун камсыз кылууда саясий элитанын ролу” аттуу темадагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин илимий-изилдөө долбоорун ишке ашырууда, аткаруучусу, катышуучусу болду (2019-ж.).

Илимий-изилдөө иштеринин натыйжалары, илимий-практикалык түянактар, ошондой эле коргоого коюлган жоболор Кыргыз Республикасында улуттук өнүктүрүүнүн жаңы программаларын, стратегияларын, концепцияларын жана башка документтерин иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн. Мындан кийинки изилдөөлөр 2021-2026-жылдары “Кыргыз жараны” жарандык иденттүүлүкүтөө өнүктүрүү концепциясын жана “2021-2025-жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программысын” ишке ашыруу, мониторинг жүргүзүү менен тыгыз байланышта ишке ашат; ошондой эле 2020-2030-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын жаштар саясатынын концепциясы менен тыгыз байланышта изилдөө жүргүзүлөт.

Диссертациялык изилдөөнүн **максаты**. Заманбап Кыргызстан жаштарынын бойго жетип, улуу муундун катарына кошуулусунда өзүн-өзү аныктоонун, социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышынын өзгөчөлүктөрүн жана факторлорун аныктоо.

Диссертациялык иштин **максатына** ылайык төмөндөгү **милдеттер** коюлуп аткарылды:

1. Социалдык иденттүүлүк, идентификация, социалдашуу концепттеринин теориялык-тарыхый жана концептуалдык негиздерине илимий сереп жүргүзүү;

- Жаштардын кейгөйлөрүн изилдөөгө арналган социологиялык жана социалдык-философиялык теориялар, концепциялар жөнүндө илимий изилдөө;
- Социалдык иденттүүлүк теориясынын контекстинде жаштарды өзгөчө социалдык-демографиялык топ катары аныкттоо;
- Азыркы жаштардын үй-бүлөлүк иденттүүлүгүнүн калыптанышын теориялык-методологиялык жактан негиздөө жана үй-бүлө мамилелеринин салттуу жана инновациялык негиздерине институционалдык деңгээлде иликтөө жүргүзүү;
- Жаштардын социалдашуу жана социалдык иденттүүлүгүнүн калыптаныш процессинде билим берүү институтунун таасирииниң өзгөчөлүктөрүн ачып берүү;
- Жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптандыруу процессинде массалык маалымат каражаттарынын жана санариптик технологиялардын тийгизген таасирииниң өзгөчөлүктөрүн анализдөө;
- Диндин функцияларын жана белгилерин социалдык-баалуулук системасы катары кароо жана заманбап шартта жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышында анын таасири мүнөздөө, анализдөө;
- Жаштардын жашоо-турмушунда экономикалык, миграциялык потенциалды аныкттоо жана миграциянын призмасы аркылуу улуттук коопсуздук кейгөйлөрүн миграциологиянын призмасынан кароо;
- Жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптандыруунун коопсуздугуна глобалдык демократиянын таасириин чектерин тактоо;
- Жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптандыруунун фактору катары жаштар кыймылынын маңызын ачуу;
- Жаштарды коомдук турмушка калыптандыруунун жана тартуунун мыйзамдык-укуктук негиздерине социологиялык талдоо жүргүзүү;
- Кыргызстандын жаштарынын саясий, укуктук иденттүүлүгүн калыптандыруунун өзгөчөлүктөрүн изилдөө;
- Жаштардын социалдык активдүүлүгүнүн негизи жана жаштарды коомдун социалдык-экономикалык багытына тартуунун өзгөчө фактору катары Кыргызстандын жаштарынын барабаттуулугунун жана өнүгүүсүнүн индексин изилдөө.

**Алынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгы.** Кыргызстанда социология илиминин алкагында бүгүнкү күнгө чейин жаштардын өзгөчө социалдык-демографиялык топ катары социалдык иденттүүлүгүнүн калыптануу процесси боюнча комплекстүү изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Коомдук өнүгүүнүн институционалдык өзгөрүүлөрү, коопсуздук жана ааламдашунун жаштарга тийгизген таасири, кейгөйлөрү айрым эпизоддор менен каралган. Диссертациялык эмгектеги илимий жаңылыктардын элементтери жана изилдөөнүн негизги жыйынтыктары коюлган милдеттерди чечмелөө менен аныкталат жана төмөнкү жоболордо камтылат:

- Социалдык иденттүүлүк, идентификация, идентификациялык стратегия, социалдашуу концепттерине байланышкан илимий

- адабияттарга сереп жүргүзүлду жана анын негизинде автордук социалдык иденттүүлүк аныктамасы берилди;
- Жаштарга арналган социологиялык теориялар жана концепциялар илимий талданы;
- Азыркы кыргыз коомундагы стратификацияда жаш муундун орду аныкталып, жаштардын социалдык-демографиялык топ катары өзгөчөлүктөрү аныкталды;
- Азыркы жаштардын үй-бүлөлүк иденттүүлүгүнүн критерийлери жана мүнездөмөлөрү, теориялык-методологиялык негизде изилденди, кыргызстандык үй-бүлө институт мейкиндигиндеги салттуу жана инновациялык өзара мамилелеринин мунезү талданы;
- Билим берүү системасынын, өзгөчө, коомдук институт катары жаштардын социалдашуу процессине жана социалдык иденттүүлүгүнө тийгизген таасирииниң өзгөчөлүктөрү аныкталды жана азыркы шарттарда билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жөнгө салуучу механизм катары аныкталды;
- Жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана санариптик технологиялардын жаштарга тийгизген таасирииниң өзгөчөлүктөрү изилденди. ЖМКлар жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптандыруунун факторлоруун бирى катары каралат. Ал эми жаштардын баалуулук бағыттарына ЖМКлардын таасир этүүсүнүн натыйжалуулугу алардын жаш курактык өзгөчөлүгүнө, ошондой эле ЖМКлардын түрлөрүнө жараша болору көрсөтүлдү;
- Теоретикалык жана статистикалык маалыматтардын негизинде диний иденттүүлүктүн салыштырмалуу автономдуулук феномени илимий аныкталды, жаш адамдын ишмердүүлүгүнүн жана аракеттеринин айрым түрлөрүнүн динчилдик моралдык, адеп-ахлактык жагдайлардан көз карандысыздыгы далилденди;
- Жаштардын жашоо-турмушунунда миграциялык потенциал аныкталды жана миграциянын призмасы аркылуу миграция менен улуттук, экономикалык коопсуздуктун корреляциялык кейгөйлөрү каралды;
- Жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптандыруунун коопсуздугуна глобалдык демократиянын таасириин чектери каралды. Азыркы Кыргызстандагы жаштар кыймылынын кризисинин, саясий, укуктук иденттүүлүктүн деформациясынын жана коомдун социалдык жана саясий түзүлүшүндөгү мурдагы ордун жоготуунун терен себептери аныкталды;
- Заманбап социомаданий шарттарда жаштар кыймылы жаштардын турмуштук жашоо-шарттын туруктاشтыруунун, жаштардын ар кандай категорияларынын социалдык өнүгүүсүнүн жана коомдугу социалдык саясий мамилелерди кайра чындоонун маанилүү фактору болуп кала берери тастыкталды;
- Жаштарды өзгөчө социалдык-демографиялык топ катары коомдук турмушка тартуунун мыйзамдык-укуктук негиздерин талданы;

12. Коомдогу түркүтүлүктүү камсыздандыруунун фактору катары жаштардын саясий, укуктук иденттүүлүгүн калыптандыруунун езгөчөлүктөрү далилденди;
13. Кыргызстандын жаштарынын бакубаттуулук жана өнүгүү индекси жаштардын социалдык активдүүлүгүнүн негизи катары каралып, бул процессте мамлекеттик саясаттын ролу аныкталды.

**Изилдөөн алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү.** Изилдөө иши, негизинен, азыркы учурдагы кыйла актуалдуу көйгөйгө кайрылуу менен, Кыргызстан жаштарынын социалдык иденттүүлүгүн позитивдүү калыптандыруунун жолдорун негиздөө менен шартталган. Изилдөөнүн натыйжаларын жаштардын нааразычылык жүрүм-турумунун ар кандай формаларында коштолгон иденттүүлүктүн диффузиясынын онутгышун алдын алуу жана алардын чондор дүйнөсүнө кириү процессин оптималдаштыруу максатында социалдык колдоо боюнча программаларды жана долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн колдонууга толук мүмкүн. Ошондой эле изилдөөнүн жыйынтыктарын “Жаштар социологиясы”, “Үй-бүлө социологиясы”, “Экономикалык социология”, “Инсан социологиясы”, “Билим берүү жана илим социологиясы”, “Өспүрүмдөр социологиясы”, “Дин социологиясы”, “Миграция социологиясы”, “Саясий социология”, “Жаштар арасында социалдык иштерди уюштуруу” өндүү атайын окуу сабактарында, дарстарды, практикалык сабактарды даярдоодо, жогорку окуу жайдын окутуучуларын кайрадан даярдоо курстарында материал катары колдонууга болот. Жогоруда белгиленген атайын курстарды жогорку окуу жайларында, атайын орто окуу жайларында окутууда изилдөөнүн жыйынтыктарын окуу-методикалык курал катары иштеп чыгуу жана колдонуу мүмкүнчүлүгү да бар.

**Изилдөөнүн жыйынтыгынын экономикалык мааниси.** Иштелип чыккан илимий-методикалык жана практикалык сунуштар мамлекеттик жаштар саясатын ишке ашырууда жана жаштарга арналган тармактык программаларды, долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат. Диссертант тарабынан иштелип чыккан корутундуларды, сунуштарды Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы ошондой эле ар кандай деңгээлдеги жаштар менен иш алып барган ведомстволор, жаштар саясатын өнүктүрүүде, изилдөө жана натыйжалуу чечим кабыл алууда колдоно алат. Илимий эмгекте берилген практикалык сунуштар жаштардын арасында иш алып барган мамлекеттик органдар жана коомдук уюмдар тарабынан ар кандай программаларды, долбоорлорду даярдоодо кенири колдоно алат.

#### Коргоого коюлуучу негизги жоболор.

1. Жаштардын социалдык иденттүүлүгү - бул жаш инсандын коомдо, езгөчө, тил, маданият, баалуулуктар, жүрүм-турумдар, менталитеттердин негизинде субъективдүү түрдө өзүн-өзү таануусу, ошол топтордан өзүн көрүүсү, ошол топтордо өзүн эркин алып жүрүүсү болуп саналат дагы, мунун

баары объективдүү жашоо шартынын негизинде жүрет. Ошондуктан жаштардын социалдык иденттүүлүгү - бул коомдогу субъективдүү көрүнүш болуп саналат. Демек, жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптануу процессин түшүнүүгө теориялык мамилелерди талдоону эске алуу менен, социалдык иденттүүлүк - бул өзүн тигил же бул социалдык топ менен бирдейлештириүү, социалдык үлгүлер, топтор, ролдор, типтер, белгилер, сапаттар жана касиеттер менен байланыштыруу, индивид менен коомдун конкреттүү тарыхый, социалдык-экономикалык контексттин ичинде өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжасында курулат деп айтту керек.

2. Социологиялык теориянын биринчиси – институционалдык анализдөө, экинчиси – регионалдык анализдөөгө таянуу керек. Бул көрсөткүчтөр социалдык-регионалдык жана инсандык өзгөчөлүктөрдү аныктап алганга мүмкүнчүлүк берет. Жаш инсандар ушул эки институционалдык жана регионалдык өзгөчөлүктөрдүн негизине, объективдүү жана субъективдүү көз караштарга таянып, өзүн тигил же бул профессионалдык, аймактык, экономикалык, регионалдык, диний, этникалык жана башка топтордун мүчөсү катары сезет, өзүн ошол топко иденттештириет, шайкештештириет. Тарыхый жактан жаштарга арналган теориялар изилденди.

3. Илимий адабияттарды талдоо “жаштар” түшүнүгүнө ар кандай көз караштарды бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Жаштар жалпы мааниден алганда курактык белгилеринин жана алар менен байланышкан ишмердиктин негизги түрлөрүнүн негизинде түзүлгөн топтук жамааттардын жыйындысы деп түшүнөбүз. Социологиялык түшүнүктө жаштар - бул конкреттүү коомдо өзүнүн социалдык абалынын өзгөчөлүгү, орду, кызычылыктары, функцияларынын айырмасы, баалуулуктары менен өзгөчө жана жаш курагына байланыштуу бөлүнгөн өзүнчө социалдык-демографиялык топ деп аныкталат. Биз жаштардын негизги мүнөздөмөсүн жаш курагы (14-35 жаш) болгон социалдык - демографиялык топ деп аныктайбыз. Жаш курактык топтун илимде жана практикада жалпы кабыл алынган конкреттүү чеги жок, курактык чектери кенири спектрде өзгөрүүп турат.

Жаштар өз алдынча социалдык-демографиялык топ катары мүнөздөлөт. Жаштарды өзүнчө социалдык-демографиялык топ катары аныктоонун негизи анын субъективдүүлүгү (активдүүлүгү) болуп саналат, бул жаш муундарды жашоону пландаштыруунун субъективиси катары кароого мүмкүндүк берет. Бул изилдөө перспективасынын алкагында жаштардын субъективдүүлүгү жаш муундун социалдык иденттүүлүктүн калыптануу процессин түзгөн жашоо пландарын жана баалуулук багыттарын өз алдынча ишке ашыруу жөндөмдүүлүгү түрүнде көрүнөт. Жаштардын социалдык-демографиялык топ катары топ катары негизги курактык мүнөздөмөлөрү негизделген.

4. Үй-бүлө алгачкы коомдук, социалдык институт катары инсандын негизги баалуулуктарды өзүнө кабыл алуусунун негизи болуп саналат. Үй-бүлө институту, негизинен, жаш инсандыга баштапкы, негизги баалуулуктарды (тарбия, тажыйба, билим, каада-салт, үй-бүлөлүк жашоону уюштуруу, ата-эненин кадыр баркы, тууган-туушканык мамиле, коомдук чейредөгү адеп-ахлак, үй-бүлөлүк калыптанган салтты улантып кетүү, диний маданияттын

өзөгүн, патриоттуулукту, кеп маданиятын өздөштүрүү дөнгөэлин жана башка), тажрыйбаларды берет. Базар экономикасынын шартында үй-бүлө институтунун баалуулуктарынын өзүнүн ар кандай өзгөрүүлөргө туш келишинин кесептеген жаш инсандын үй-бүлөлүк иденттүүлүгү дагы көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болууда. “Үй-бүлө” түшүнүгүнүн маңызын жана мазмунун аныктоонун методологиялык негиздери төмөнкүдөй ықмаларда аныкталган: интегративдик, функционалдык, системалык-структуралык, ишмердик. Жаштардын үй-бүлөлүк мамилесин изилдөө учун эн маанилүүсү бул, үй-бүлөнү адамзат тарабынан иштелип чыккан баалуулук катары кароо, бул баалуулуктун бүгүнкү күндө реалдуу жеткиликтүүлүгүн түшүнүү жана аны прогресстин компоненти катары андан ары калыптанышын алдын ала коруу болуп саналат.

5. Билим берүү системасы дагы коомдо өзгөчө социалдык институт катары жаңы баалуулуктарды коомго таркатууда, актуалдаштырууда, трансформациялоодо өзгөчө орунду ээлэйт. Жаңы технологиянын өнүгүшү менен заманбап инновациялардын темпи өнүгүп жаткан мезгилде билим берүү системасы аркылуу жаштарда позитивдүү социалдык иденттүүлүктүн калыптанышы толук мүмкүн. Жаңы парадигмалык өзгөрүүлөрдүн учурунда билим берүү концепциясы жаңыланып туршуу абзел, ошол шарттарда жаштар социалдык-демографиялык топ катары коомдо болуп жаткан терен өзгөрүүлөргө объект гана болбостон, ал кубулуштардын активдүү субъектиси дагы боло алат. Билим берүү системасы күчтүү болсо, ааламдашуу шартындағы өзгөрүүлөрдү, заманбап маселелерди чечүүгө жөндөмдүү инсандарды тарбиялоого мүмкүн болот. Жаш адамдын инсандыгын руханий, адеп-ахлактык жактан калыптануунун жана тарбиялоонун мазмуну негизги улуттук баалуулуктарга ылайык аныкталатжана коом кандай баалуулуктарды кабылдаса, алардын муундан муунга берилиши, етүшү кандай уюштурулганына жараза белгилүү мүнөзгө жана багытка ээ болот. Негизги контексте жаштарды руханий, адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо татаал, көп багыттуу процесс болуп саналат. Аладамдын жашоосунан анын толуктугу жана карама-каршылыгы, үй-бүлөдөн, коомдон, маданияттан, элдин жашоо образын жана аң-сезимин калыптандыруучу доордон ажырагыс болуп эсептелет. Ушул шарттарда кыргыз коомунда кандай жаштар тарбияланышы керек, кайсыл касиеттери, мүмкүнчүлүктөрү болушу шарт, деген суроолорго жооп табууга мүмкүн деп эсептейбиз.

6. Жалпыга маалымдоо каражаттары ЖМК азыркы шартта жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптандыруунун негизги булагы болуп саналат. Жаштардын инсандыгынын табиятына жана мазмунуна телекөрсөтүү, радио, гезит-журналдар, өзгөчө, интернет, социалдык тармактар активдүү таасир эттө. Ал өзүнүн жалпы жеткиликтүүлүгүнөн, мобилдүүлүгүнөн улам жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптандырууга чон таасирин тийгизет. Заманбап медиа мейкиндиктин шартында массалык маалымат каражаттары маданияттын өзөгүн түзүүчү функцияларды аткарып, жаштардын социалдык активдүүлүгүнө, инсандык сапаттарынын калыптанышына чон салым кошот.

7. Жаштардын диний иденттүүлүгүнүн калыптанышына таасир этүүчү негизги факторлор аныкталды. Диний иденттүүлүк, диний аң-сезимдин негизинде калыптанып, жаштардын диний жүрүм-турумунда чагылдырылат. Бүгүнкү күндө Интернет миссионердик ишмердүүлүктүн негизги булактарынын бири болуп саналат. Азыркы жаштардын диний иденттүүлүгүнүн калыптанышына жаш адамдын жеке жашоосундагы жагдайлар гана эмес, төмөнкү факторлор да таасир эттө: коомдук турмуштун өзгөрүшү, ааламдашуу, өлкөдөгү активдүү миссионердик ишмердүүлүк, кибер мейкиндиктин пайда болушу, интернет миссионердик ишинин ролун күчөшү, үй-бүлөдө, диний окуу жайларда дин баалуулуктарына кайрылуу, окутуу болуп саналат.

Ааламдашуу жана маалыматтык коом жаштардын диний маданияты, диний аң-сезими, диний иденттүүлүгү калыптана турган өзгөчө шарттардын пайда болушуна алып келди. Социалдык тажрыйбаларды виртуалдаштыруу, жаштар чөйрөсүндө Интернеттин үстөмдүгү, социалдык тармактарды өнүктүрүү, глобалдык компьютердик тармак аркылуу диний экстремисттик кыймылдардын жана топтордун таасири чөйрөсүндө оттүүдө. Көрсөтүлгөн шарттар жаштар арасында диний экстремизм орун алган социалдык чөйрөнү олуттуу калыптандырууда. Натыйжалда жаштардын арасында диний экстремизми виртуалдаштырылууда, жаштарга коммуникативдик таасир этүүчү ресурс болууда. Ошентип, бул антисоциалдык көрүнүштүн алдын алуу татаалдашууда. Жаштардын социалдык-психологиялык жана социалдык-курактык өзгөчөлүктөрү бул процесске аралашууга түздөн-түз шарт түзүүдө. Мындай шартта жаштардын арасында диний экстремизм көрүнүштөрүнүн өнүгүшүнө алып келүүдө.

8. Жаштардын миграциялык потенциалын социологиялык талдоодо бул, алардын миграциялык ниеттери (мамилелери, бағыттары күтүүлөрү) жана алардын пайда болуу себептерин изилдөө болуп саналат. Жаштардын миграциялык потенциалын аныктаган факторлордун жана шарттарынын негизинде алардын миграциялык максаттары төмөндөгүдөй: өзүн жана үй-бүлөсүн татыктуу материалдык жана финансыйлык камсыз кылуу, сапаттуу билим алуу экени далилденген.

9. Жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышында демократиялык баалуулуктардын таасири же республикада саясат, экономика, билим берүү жана дин чөйрөсүндө болуп жаткан карама-каршы тенденциялар азыркы жаштардын жашоо стратегияларына жана баалуулуктарына дайыма эле толугу менен дал келбейт. Мындай кырдаал жаштардын турмуштук пландарын түзүүгө шарт түзбейт жана алардын социалдык чөйрөгө ынгайлашыусуна, позитивдүү социалдык иденттүүлүктүн калыптанышына терс таасирин тийгизет. Белгилүү бир баалуулук бағыттарын изилдөө призмасы аркылуу коомдо болуп жаткан трансформациялык өзгөрүүлөргө жаштарды баалоодо объективдүү жана субъективдүү факторлордун таасиринин дөнгөэлин аныктоо милдети чон.

10. Азыркы социалдык-маданий шарттарда жаштар кыймылы жаштардын турмуштук кырдаалдарын турукташтыруунун, жаштардын ар кандай

категорияларынын социалдык өнүгүүсүнүн жана коомдогу социалдык-саясий мамилелерди кайра жаратуунун маанилүү фактору болуп саналат. Жаштар бирикмелерин түзүү жолунда жаштар кыймылын өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Жаштар кыймылынын ролу жаштардын социалдык өнүгүүсүн активдештирууда, жаштардын социалдык субъект катары беделин жогорулатууда, аларды социалдык жактан карама-каршылыктан жана маргиналдаштыруу тенденцияларынын алдын алууда турат. Бүгүнкү күндө жаштар бирикмелеринин, уюмдарынын жашоого жөндөмдүүлүгү жаштар кыймылын өнүктүрүүнүн социалдык мұктаждыктарынын болушу жана анын жаш муун түш болгон заманбап тобокелдиктерге каршы турду жөндөмдүүлүгү менен анытталаат.

11. Жаштардын саясий укуктук маданияты, саясий социалдашуусу, саясий жүрүм-туруму азыркы Кыргызстанда коомду демократиялаштыруу процессинин өзгөчөлүгүнөн, динамикасынан жана натыйжалуулугунан көз каранды. Саясий маданият, саясий социалдашуу, жалпы эле жаштардын саясий иденттүүлүгү - бул жаш адамдын инсандык өздүгүнөн өздөштүрүлгөн демократиялык нормалардын, баалуулуктардын, мамилелердин жыйындысы. Саясий иденттүүлүкту калыптандыруу коомду басымдуулук кылган баалуулуктун жүрүм-турум үлгүлөрү үстөмдүк кылган шарттарда мүмкүн: ыктыяруулук, жарандык активдүүлүк, бул иштердин негизинде коомдун демократиялык саясий системасынын кайра жарапусуна өбөлгө түзүлөт.

12. Азыркы этапта мамлекет жаштардын демилгелерин мамлекеттик колдоонун натыйжалуу механизмдерин түзүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдоноят. Өлкөде жаштардын абалын, алардын билимин, тарбиясын, социалдашуусун майда-чүйдөсүнө чейин жөнгө салуучу көптөгөн ченемдик-укуктук актылар кабыл алынган. Бул мыйзамдарды, документтерди анализдөөнүн натыйжасында мамлекет тарабынан жаштардын укуктарын коргоонун заманбап, эл аралык, жаштар менен иш алып баруучу стандарттарга шайкеш келген активдүү жаштар саясатын жүргүзүүсү негизги болуп саналат.

13. Кыргызстандын жаштарынын бақубаттуулук жана өнүгүү индекси, жаштардын социалдык активдүүлүгүнүн негизи жана бүгүнкү мамлекеттик жаштар саясаты - бул жарандык коомдун институттары, коомдук бирикмелер жана жаштар уюмдары менен активдүү өз ара аракеттенүүнүн негизинде жүзөө ашырылуучу, елкөнү инновациялык өнүктүрүүнүн зарыл социалдык шарттарын түзүүнү караган мамлекеттин өз алдынча иш багыты. Жаштарды коомдук турмушка тартуу жана өзүн-өзү өнүктүрүүнүн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымдо жаштардын илимий, чыгармачылык жана ишкердик активдүүлүгүн колдоону камсыз кылат. Жаштарды кесиптик жана экономикалык иш-чараларга тартуу боюнча новатордук моделдерди иштеп чыгуу, студенттик эмгек отряддарын түзүү, жаштар эмгек биржаларын өнүктүрүү жана, албетте, ар дайым жаштарды эмгек ишмердүүлүгүнө ийкемдүү тартуу үчүн укуктук-ченемдик базаны жакшыртуу, жаш муундун мыйзамдуу укуктарын жана кызычылыктарын камсыз кылуу баалуу натыйжаларды берет.

**Изденүүчүнүн жеке салымы.** Кыргызстандын жаштарынын социалдык иденттүүлүгү: абалы жана келечеги боюнча талдоого карата топтолгон факты-материалдар, аларга талдоо жүргүзүү, изилдөөден чыгарылган негизги илимий тыянактар жана жоболор, корутундулар диссертанттын жеке салымы болуп эсептелет. Негизинен, диссертациялык иликтөө Кыргызстандагы жаштардын арасында социалдык иденттүүлүгүнүн калыптаныш феноменин социологиялык анализдөөде изденүүчү тарабынан өз алдынча аткарылган илимий иш болуп саналат. Изденүүчү тарабынан 2012-жылдан тартып 2024-жылдардын аралыгында өз демилгеси менен аталган тема боюнча бир нече социологиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Ал изилдөөлөр социологиянын сандык жана сапаттык ыкмаларын колдонуу аркылуу ишке ашырылды. Статистикалык фактологиялык маалыматтар, тема боюнча маселелерди чагылдырган эмгектер статистикалык документтерди талдоо усулун пайдалануу менен илимий жактан талдоого алынды. Социологиялык анализдин алкагында негизги илимий тыянактар жана жоболор иштеп чыкты. Заманбап шарттарда Кыргызстандын жаштарынын социалдык иденттүүлүгүн калыптандыруу автордук социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарынын натыйжалары менен анытталаат. Эмпирикалык базаны автордун жетекчилиги астында же катышуусу менен жүргүзүлгөн изилдөөлөр түзүдү: "Заманбап Кыргызстандагы жаштар кыймылы: элитанын калыптануу процесси", экспертик сурамжылоо (апрель-май 2013 - жыл); "Борбордук Азиядагы ислам фактору жана чөлөмдө коопсуздукту камсыз кылууда элитанын роль", экспертик сурамжылоо (март-апрель 2017-жыл); "Кыргызстандын жана Россиянын окуучу жаштарынын социалдык портрети миграциялык максаттарынын контекстинде" (январь-февраль 2023-жыл) социологиялык сурамжылоо он-лайн режиминде Google Forms аркылуу жүргүзүлгөн.

**Диссертациянын жыйынтыктарын апробациялоо.** Диссертациялык иштеги илимий изилдөөнүн негизги жыйынтыктары "Философия жана билим берүүнүн актуалдуу маселелери: тарых, бүгүнкү күн жана келечектер" аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияда (22-23-май, 2014-ж., Россия, Кострома шаары), "Түрк тилдүү өлкөлөрдүн улуттук өнүгүү стратегиялары" аттуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн V конгрессинде (25-26 апрель, 2014-ж., Алматы шаары), "Философия жана актуалдуу билим берүү маселелери: тарых, бүгүнкү күн жана келечектер" эл аралык илимий-практикалык конференцияда (20-май, 2016-ж., Россия, Кострома шаары), "Маданияттардын диалогу жана көп тилдүү маданият мейкиндигинде диалог: жаштарды руханий, адеп-ахлактык тарбиялоо" аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияда (9-10 ноябрь, 2017-ж., Дагестан, Россия, Махачкала шаары), Кыргыз ССРинин түзүлгөн күнүнүн 80 жылдыгына арналган "Юридикалык илимдин заманбап көйгөйлөрү" аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияда (26 апрель, 2016-ж., Бишкек); "Маданияттын философиясы: Батыштын жана Чыгыштын болмушу" эл аралык илимий-практикалык конференцияда (2022-ж., Бишкек) жана башка эл аралык, республикалык илимий конференция, семинарларда баяндалып, талкууланган.

**Диссертациянын жыйынтықтарынын толук жарыяланышы.** Алынган натыйжалар диссертациялык изилдөөнүн негизги мазмунун түзүү менен бирге, 28 илмий макалада, 1 (авторлош) монографияда чагылдырылған. Алардың ичинен 7 макала чет элдик индекстелген (РИНЦ) илмий журналдарда жана 1 макала Scopus илмий базасында жарыяланған.

**Диссертациянын түзүлүшү.** Диссертациянын түзүлүшү киришүүдөн, 13 болумдұ камтыған 4 баптан, практикалык сунуштардан, 15 таблица, 8 диаграммадан, корутундудан жана пайдаланылған адабияттардың тизмесинен, беш тиркемеден турат. Диссертациянын көлөмү – 279 бет. Пайдаланылған адабияттар жана тиркемелери менен иштин жалпы көлөмү 340 барактан турат.

## ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүде диссертациялык иштин темасынын актуалдуулугу негизделип, анын ири илмий программалар (долбоорлор) жана илмий изилдөө иштери менен байланышы, максаты жана милдеттери, изилдөөнүн илмий жаңылығы, алынган натыйжалардың практикалык маанилүүлгү, коргоого коюлуучу негизги жоболору, автордун жеке салымы аныкталып, изилдөөнүн натыйжаларынын апробацияланышы, изилдөөнүн жыйынтықтарынын жарыяланышы, түзүлүшү жана көлөмү тууралуу маалыматтар берилген. “Социалдык иденттүүлүктүн калыптануу койгойлору жана жаштар жонундогу илмий изилдоолорго сереп” деп аталған биринчи бап үч болуктен турат. Биринчи баптын биринчи болугу “Социалдык иденттүүлүк социологиялык илктоонун объективиси катары” деп аталып, мында социалдык иденттүүлүк, идентификация боюнча илмий адабияттарга илмий анализ жүргүзүлүп, социалдык иденттүүлүктүн калыптануу өзгөчөлүктөрүн жана аны ар кандай коомдук-гуманитардык илимдердин контекстинде кароонун өзгөчөлүктөрүн аныктаган окумуштуулардың көз караштары каралат. Аталған багытта алектенген окумуштуулар тарабынан “өздүк” түшүнүгүнүн кантит чечмеленгендиги боюнча илмий изилдөөлөр каралат. Иденттик (англисче identi жана латынча identitás) адамдын психикасынын касиети болуп саналат. Ал конкреттүү адамдын ар кандай социалдык, экономикалык, улуттук, профессионалдык, лингвистикалык, саясий, диний, маданий, гендердик, расалык жана башка топторго, жамааттарга катышуусун элестетет. Заманбап илмий илктоөлердин алкагында иденттүүлүктүн ар тармагы иштелип, илмий жактан аныкталып келүүдө. Маселен, методологиялык жактан иденттүүлүктүн анализде өзгөчөлүктөрү (Даудрих Н.И., 2002; Джиеева А.А., 2020); экономикалык иденттүүлүктүн калыптаныш өзгөчөлүгү (Аверкин М.Г., 2016); мамлекеттик, атуулдук иденттүүлүктүн калыптаныш өзгөчөлүктөрү (Арутюнова Е.М., 2017; Атясова Н.Ю., 2016; Дробижева Д.М., 2015; Иванова Л.Н., 2008); саясий иденттүүлүктүн айырмачылыктары (Ачкасов В.А., 2013; Поцелуев С.П., 2001); этникалык иденттүүлүктүн калыптанышындағы

негизги факторлор (Ачкасов В.А., 1999); этномаданий иденттүүлүк (Баксанский О.Е., 2010; Барретт М., 2001); профессионалдык иденттүүлүктүн калыптанышы ошондой эле азыркы ааламдашуу күркүрөп турган шартта кесипкөйлүк, инсанды тандаган кесиби боюнча баалоодо, ошол кесипкөйлүтүн иденттүүлүк менен байланышы (Перинская Н.А., 2018); диний иденттүүлүлүктүн өзгөчөлүгү (Жунушова С.О., 2018); инсандын иденттүүлүгүнүн калыптанышындағы гендердик өзгөчөлүктөрү (Мурсатова Н.Ю., 2017) буга далил болот. Ошондой эле психологиялык жактан ишенимдин, белгисиздиктин, өзүн сыйлоонун, социалдык мотивациянын, эмоциянын, социалдык эмоциянын, тил маданиятынын, инсандын иденттүүлүгүнүн калыптанышына тийгизген таасирин белгилесек болот, (Агапов В.С., 2012; Агеев В.С., 2003; Аниппин М., 2018; Лебедева Н.М., 2021); ал эми З.Фрейддин эмгектеринде массалык психологиянын калыптаныш механизми жана анын социалдык иденттүүлүк менен байланышы терең теориялык, методологиялык деңгээлде изилдеген (Фрейд З., 1991). Социология илиминде социалдык иденттүүлүкту изилдөөдөгү негизги кейгөйлөр концептуалдык аппараттын чектерин так аныктоонун жана негизги түшүнүктөрдүн мазмунуна карата изилдөөчүлөрдүн ортосунда макулдашууга жетишүүнүн өзгөчөлүгү менен байланышкан. Азыркы кыргыз коомунун онүнгүшү үчүн кандай иденттүүлүк керек, жаштардың иденттүүлүгү коомдук кайра куруулардың прогрессивдүү векторун белгилей алабы? Коомдук онүнгүүнүн векторлоруна жана келечегине социалдык иденттүүлүктүн таасиринин кандай механизмдері бар? Бүгүнкү күндө күнүмдүк жашоону санариптик трансформациялоо процессинде жаңы көрсөтмөлөр пайда болууда, бирок ааламдашуунун таасири астында инсандык жана социалдык коопсуздуука жаңы коркунчтар пайда болууда. Туруктуу инсандык кризистин коркунучунан арылуу менен бул өзөрүүлөрдү кантит анализде жана чагылдыруу керек? Биздин оюбузча, социалдык иденттүүлүк темасында иштелип чыккан илмий дискурстарды жана тиешелүү макалаларды деталдуу талдоо зарыл.

Биринчи баптын экинчи болугу “Жаштар жонундогу илмий теориялардың жана концепциялардың тарыхый анализи” деп аталып, анда жаштардың кейгөлөрүн изилдөөнүн теориялык-тарыхый аспектисине арналган негизги илмий көз караштар жана концепциялар каралып чыккан. Социология илиминде жаштарды атайын илмий изилдөөнүн объективиси катары аныктоо он тогузунчу кылымда башталган. Ал мезгилде мындаид коомдук кубулушту теориялык жактан түшүнүүнүн обөлгөлөрү калыптанышынан. Ошентип, заманбап гуманитардык илимдердин алкагында жаштардың коомдогу жашоосун изилдөөнүн бир нече багыттары: психоаналитикалык, структуралык-функционалдык, муундар аралык, тобокелдик, субмаданияттык жана маданий багыттар негизделди.

Жаштарды коомдун өзгөчө тобу катары түшүнүүнүн алгачкы концепциялары 20-кылымдын башында АКШда пайда болгон Г.Стэнли Холлдун “Жаштар” деген темадагы монографиясы еспүрүм курактагы жана жаштардың социалдык-психологиялык өнүтүүсүнө арналган биринчи илмий

монография болуп калган (Холл С., 1925). Ал өзүнүн концепциясында жаштардың гендердик типологиясын карайт. Анын негизги илимий кызыкчылыктары балдардың өнүгүүсүнө багытталган. Андан кийин Германияда С.Бюллэр, Э.Шпрангер (Шпрангер Э., 1913) жаштарды изилдеген. Дал ошол окумуштуулар жаштардың өзгөчө психофизикалык касиеттерин, өзгөчө, маданий топ катары жана муундардың уландысы процессинин объектиси жана субъектиси катары феноменин теориялык жактан изилдеөнүн негизги багыттарынын калыптанышына негиз салышкан. Э.Шпрангердин ою боюнча еспүрүм курак, биогенетикалык концепциядан айырмаланып, психофизиологиялык процесстердин комплекси менен байланышып, руханий өнүгүү этапы болуп саналат. Ал өзүнүн эмтегинде жаш муундардың жаш курак мөөнөтүн аныктайт дагы: кыздар үчүн 13 жаштан 19 жашка чейин жана эрекк балдар үчүн 22 жашка чейин деп аныктайт. Бул учурда, Э.Шпрангердин ою боюнча, ички “мен” ачылат, инсандык рефлексия өнүгтөт, жаш адам өзүнүн индивидуалдуулугун жана анын касиеттерин андай алат. Жаштар, К.Мангеймдин түшүнүгү боюнча, коомдук жашоонун ортомчусу, жандандыруучусу функциясын аткарат. Бул параметр универсалдуу убакыт жана мейкиндик менен чектелбейт. Жыныстык жетилүү курагын аныктоочу чечүүчү фактор болуп бул куракта жаштар коомдук турмушка киришет жана К.Мангеймдин аныктамасында жаштар прогрессивдүү да, консервативдүү да эмес, алар – потенциалдуу, бардык ишке даир курактагы адамдар (Мангейм К., 1994). Жаштыктын маңызы жана анын азыркы коомдун социалдык түзүлүшүндөгү орду анын кайра өндүрүү функциясын ишке ашыруу процессинде ачылат. З.Фрейддин психоаналитикалык концепциясында, ошондой эле, анын окуучулары тарабынан иштелип чыккан инсандын жашоо жолу теориясына негизделген.

Муундук конфликттердин жогорку интенсивдүүлүгү жана масштабы коомдун социалдык системасын тишина эмес иштешине алып келиши мүмкүн. Ошол эле учурда Э.Эриксон (Эриксон Э., 1996) инсандын өнүгүүсүнө системалуу көз карашты калыптандырууну, өзгөчө, балалыктан бойго жеткен куракка өтүү мезгилиниң өзгөчөлүктөр жөнүндө ой-пикирлерин иштеп чыгышкан. Алар З.Фрейддин биологизмин женип, бул процессти психофизиологиялык эле эмес, алар социалдык факторлордун таасирин эске алуу менен изилдешкен. Психоаналитикалык концепциянын негизин адамдын биологиялык, социалдык жана психологиялык маңызынын ортосундагы байланыш идеясы туэт. Жаштардың өнүгүүшүнө ылайык, бул катыш өзгөрт, бул процесс менен байланышкан белгилүү бир көйгөйлөрө алып келет: муундар ортосундагы чыр-чатактар, калыптанып калган коомдук түзүлүшке терс мамиледен улам агрессивдүү жүрүм-турумдун пайда болушун шарттайт. Алар жаны муун калыптанып калган коомдук мамилелерди кайталаап жана кайра өндүрүү менен коомдун буттундүгүн сактоону камсыз кылат жана өзүнүн инновациялык потенциалынын негизинде аны өркүндөтүүгө жана кайра курууга катышат.

Бириңчи баптын үчүнчү болугу “Жаштарды өзгөчө социалдык демографиялык топ катары изилдеодогу негизги концептуалдык

озгөчөлүктөрдү анализдоо” деп аталып, анда жаштардын ар кандай жаш курактын чектери анализге алынган. “Жаштар – бул өзгөчө социалдык демографиялык топ катары өзүнүн жаш өзгөчөлүктөрүнүн, социалдык статусунун жана социалдык-психологиялык касиеттеринин айкалышынын негизинде аныкталган топ”, - деп айткан орус окумуштуусу И.С.Кон. Биз дагы ошол теориялык аныктаманын интерпретациясын тишина деп эсептейбиз (Кон И.С., 1989). Окумуштуулардың башка топтору жаштарды, алар жашаган конкреттүү коомдо социалдык өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон, аларга женилдиктерди алган адамдардын тобу катары карайт. Адамдарды жаштар катары классификациялоонун курактык чеги ар бир елкөдө ар башка. Жаштар үчүн төмөнкү курак чеги 14 жаштан 16 жашка чейин, жогорку курак 25 жаштан 35 жашка чейин жана андан кийин да белгиленген. Жаштар – бул активдүү социалдашуу процессин өтүп жаткан, жетилүү стадиясынан өтүп жаткан адамдардың музуну, ал эми конкреттүү тарыхый шарттарга жараша жетилгөн куракта билим берүү, кесиптик, маданий жана башка социалдык функцияларды өзүнө сириргөн жаштардың жаш критерийлери 16 жаштан 30 жашка чейин болушу мүмкүн. Ар кандай курак мезгилине ылайык, еспүрүм курак кыздарда 10-13 жашта, балдарда 11-13 жашта башталып, тишелүлүлүгүнө жараша 15-18 жана 16-18 жашта аяктайт. Физиологдордун изилдеөсүнө ылайык, 23-24 жашка чейин адамдын организминдеги есүү процесстерин аяктайт, ошондуктан психикадагы өзгөрүүлөр да акырындала басандайт.

Бүгүнкү күндө КМШга мүчө болгон бардык мамлекеттер мамлекеттик жаштар саясаты жаатында негизги мыйзамдарды кабыл алынкан. Психофизиологиялык мамиленин көз карашы боюнча, жаштык – адамдын инсандыгынын жыныстык жетилүүсү менен толук жетилүүсүнүн ортосундагы өнүгүү мезгили. Бул ыкма З.Фрейд, Э.Фромм сыйкатуу окумуштуулардын көз караштары боюнча талдоо жүргүзгөндө аныкталат. Эгерде социалдык-психологиялык мамиленин көз карашынан жаштардың белгилүү бир өзгөчөлүгүн белгилесек, анда “жаштар – бул белгилүү бир курактагы адамдардың биологиялык өзгөчөлүгү жана белгилүү бир мүнөздөлөт” (Фрейд З., 1991; Фромм Э., 1990). Бул ыкма Стэнли Холл, Э.Эриксон өндүү окумуштуулардын теориялык концепцияларына негизделген (Эриксон Э., 1996; Erikson E., 1968; Erikson E., 2017). Конфликтологиялык ыкмага ылайык, “жаштык – адамдын өнүгүүсүнүн көйгөйлүү баскычы, ошондой эле адам менен коомдун ортосундагы узакка созулган конфликттин бир түрү”. Ролдук мамиле боюнча, “жаштык – бул адам жашоосунун өзгөчө мезгили, жетилүү убактысы келгенде жаш адамдардың баланын социалдык ролун ойнобой калат”. Муну Эстон социологдору М.Титма менен Э.Саар өз изилдеөлөрүнде жазышкан (Титма М., Э.Саар 1986). Субмаданияттык мамиле жаштарды өзгөчө жашоо образы, жүрүм-турум стили, маданий баалуулуктары жана нормалары менен айырмаланган, ошондой эле үстөмдүк кылуучу маданияттын кабыл алынган үлгүлөрүнен айырмаланган адамдардын тобу катары аныктайт. Социалдаштыруунун кийинки мамилеси – бул жаштар, башталык жана орто-

социалдашуу механизмдери аркылуу жаштардын коомдук турмушка активдүү кошуулу мезгили. Аксиологиялык же баалуулук мамилесине келсек, жаштык, социологиялык көз караштан алганда, адамдын жашоосундагы маанилүү жана эң маанилүү этап болуп саналат. Ошентип, жалпысынан алганда, жаштарды өзүнчө социалдык-демографиялык топ катары изилдөө теориялык өзөктүү өркүндөтүүнү жана изилдөөлөрдүн сапатын жогорулаттууну талап кылат. Албетте, жаштардын койгойлөрүн изилдөөнүн келечеги да илимдер аралык мамилөге, социологдордун, тарыхчылардын, экономисттердин, саясат таануучулардын катышуусу менен комплекстүү изилдөөлөрдүн жүргүзүүгө байланышкан. Мамлекеттик органдар менен илмий кызматкерлердин кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү дагы зарыл маселелерден болуп эсептелет.

Экинчи бап “Жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышын изилдөөдөгү методологиялык негиздер жана институционалдык өзгөчөлүктөр” деп аталац, төрт бөлүктөн турат.

**Изилдөө объектиси.** Кыргызстандын жаштары – өзүнүн социалдык иденттүүлүгүн калыптандырып жаткан социалдык-демографиялык топ.

**Изилдөө предмети.** Коомдук мамилелерди өзгөрүү шарттарында Кыргызстан жаштарынын социалдык иденттүүлүгү.

Изилдөө концепциясын иштеп чыгууда методологиялык негиз катары таанып-билиүнүн төмөнкү принциптери жана ыкмалары колдонулган: системдик анализ, тарыхый-логикалык метод, салыштырма талдоо методу, структуралык-функционалдык, тобокелдик, конфликтологиялык, муундук, субмаданияттык, ювенология ыкмалары колдонулду. Мында жаштардын үй-бүлөлүк баалуулук өзгөчөлүктөрү, салттуу жана инновациялык мамилелердин өз ара айкалыш табияты изилденет.

Экинчи баптын биринчи белүгү “Жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышында үй-бүлө институтунун ролу” деп аталац. Кыргыз үй-бүлөсүнүн институционалдык мейкиндиги талданат. Т.Парсонстун “Социалдык иш-аракеттердин структурасы жөнүндө” концепциясында белгилендөй, коом тен салмактуу өнүгүшүү үчүн үч система: инсан, маданият жана коом тен салмакта болушу керек. Анын айтуусу буюнча коом алдыга жылган сайын ажырашуулардын тез өсүшүнө, жыныстык адеп-ахлактын өзгөрүшүнө жана төрөттүн төмөндөшүнө алып келүүдө дейт (Парсонс Т., 2000). Бүткүл постсоветтик мейкиндиктегидей эле, кыргыз коомунун өнүгүүсүнүн азыркы этабынын өзгөчөлүгү катары социалдык роллордун системаларынын, жалпы кабыл алынган нормалардын, баалуулуктардын жана мамилелердин өзгөрүшү бардык социалдык институттарга, анын ичинде үй-бүлөгө да таасирин тийгизип жаткандыгын айтууга болот. Кыргызстанда мынрай өзгөрүш төрөттүн этникалык дифференциациясы менен мүнөздөлөт. Ошондуктан улуттук, башкача айтканда, бүткүл калк үчүн эсептелген репродукциянын көрсөткүчтөрү, негизинен, үстөмдүк кылган этникалык топ кыргыздар тарабынан аныкталат. Көптөгөн демографтар балдардын төрөлүшүнүн төмөндөшү, басандашы үй-бүлө трансформациясынын башка көрүнүштерүү, урбанизация,

индустриялаштыруу, ааламдашуу, билим берүүнүн көнөиши, эмгек миграциясы, жаштардын аң-сезиминин жана баалуулук багыттарынын өзгөрүшү жана башка социалдык-экономикалык процесстер менен шартталганын түшүнүштөт. Бирок үй-бүлөлүк кризистин концепциясы үй-бүлө институтун сактап калуу үчүн үй-бүлөнүн салттуу баалуулуктарын сактоо менен, төрөттүн санын жогорулаттуу буюнча саясаттын илмий негизи болушу керектигин белгилеп кетсе болот. Жаштар никенин бекемдиги өзүнөн гана эмес, жубайлардын жүрүм-туруму, алардын боорукер жана камкор мамилесинен да көз каранды экенин түшүнүшү абзел (Синельников А.Б., 2015). Үй-бүлө кризиси тез-тез ажырашуулардан гана эмес, мыйзамдуу никелердин да азайып баратканын көрүнүп турат. Нике мамилелеринин “жаны түрлөрү” пайда болууда. Алардын ордун күнүмдүк турмушта “жарандык нике”, “конок никеси” деп атаган чотуу жашоо зэлэйт. Кыргызстанда 2023-жылы 35 миң бала никесиз төрөлүп, 45,5 миң нике катталса, ажырашкандардын саны 12,5 миңди түзүп, жаш үй-бүлөлөр арасында ажырашуулар көп катталууда. Салттуу жаш үй-бүлөлөрдүн арасында төрөттүн санынын төмөндөшү жаштардын жашоо стратегиясынын өзгөрүшү менен коштолот. Билим алуу мөөнөтүнүн узаруусу бул калктын репродуктивдүү жүрүм-турумунун моделинин трансформациясынын жана жаш адамдын жашоо циклиниң түп-тамырынан бери өзгөрүшүнөн кабар берет.

Экинчи баптын экинчи белүгү “Заманбап билим берүү системасы – жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышында өзгөчө фактор катары” деп аталац, анда жаштардын социалдашуу процессине жана социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышына билим берүү системасынын таасиринин өзгөчөлүктөрү жана механизми изилденет, өзгөчө, салаттуу билим берүү коомдогу атайын жөнөгө салуучу шарт экендиги белгиленет. Билим берүү институту – адамзаттын эң байыркы коомдук институттарынын бири. Бул көйгөй билим берүүнүн жаңы парадигмасынын пайда болушу катары саналат (Алферов Ж.И., 2002). Маданияттын экономикалык, саясий жана башка элементтери тез өзгөрүүлөргө душар болгон заманбап индустрىалдаштырылган, маалыматтык коомдо билим берүү аркылуу “жашоону” улантуу татаал шарттарда, карама-каршылыктардын үстүндө жүрүүдө (Вебер М., 1991; Асанова Ү., 2001; Алферов Ж.И., 2002).

Заманбап билим берүүнүн өнүгүү тенденциялары биринчиден, гуманисттик болушу, тактап айтканда билим берүүнүн натыйжаласы адамда интеллектуалдык, маалыматтык, жарандык жана адеп-ахлактык маданиятты, жашоодо жана кесипте өзүн-өзү аныктоону тарбиялоого мүмкүндүк түзүшү керек. Бүгүнкү күнде Кыргызстанда экономиканын көптөгөн тармактарында жогорку квалификациялуу адистердин жетишсиздиги курч көйгөй жаратууда. Квалификациялуу адистердин жетишсиздигинин себеби бул адистерди даярдоого тартылган адам ресурстарынын же окуу жайларынын жетишсиздигинде эмес, тескерисинче, өлкөдө жогорку окуу жайлары жетиштүү. Акыркы убакта жумушсуздуктун саны бир аз да болсо азайууда. Өлкөнүн жалпы калкына карата билим берүү мекемелеринин пайзы –

дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтердүн бири. Ошол эле учурда квалификациялуу адистердин жетишсиздигинин негизги себебин өлкөнүн окуу жайларында бүтүрүүчүлөрдүн даирдагынын орточо дөнгөэли төмөн экендиги менен белгилөөгө болот. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин расмий маалыматы боюнча билим берүү тармагындагы кризистин негизги себептеринин бири болуп бүгүнкү күнде расмий турдө эки минден ашык бала мектеп окуусуна тартылбагандыгы эсептелет. Бирок бул көрсөткүч реалдуу турдө тақталганда мындан бир топ жогору болушу мүмкүн. Бул – биздин өлкө үчүн абдан чоң, коркунчтуу көрсөткүч. Кээ бир мектептерде келечекте балдарга кандай эмгек көндүмдерүү керек экендиги жөнүндө маалымат берилбейт. Заманбап мектептер жана мугалимдер окуучуларга негизги окуу жана жазуу көндүмдерүү берүү менен гана чектелбеши керек. Студенттер маалыматты өз алдынча чечмелей алуусу, өз пикирин билдируүсү, чыгармачыл болушу, натыйжалуу баарлашуусу, кызматташуусу жана ар кандай карама-каршылыктарга туруштуук бере альши керек.

Экинчи баптын үчүнчү бөлүгү “Жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышына массалык маалымат каражаттарынын тийгизген таасири” деп аталац. ММКнын жана санариптик технологиялардын жаштарга тийгизген таасиринин өзгөчөлүктөрү изилденип, жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптандыруу үчүн өзгөчө чөйрө болгон маалыматтын жеткиликтүүлүгү, ар тарааптуулугу, ар түрдүүлүгү, жогорку жыштыгы жана маалымат берүү дөнгөэли талданат. Жалпылап айтканда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана санариптик технологиялардын таасиринин жаштарга болгон өзгөчөлүктөрү изилденет. Глобалдык өзгөрүү доорунда тобокелдик түшүнүгү, ааламдашуунун салттуу жашоо образына тийгизген таасири, демократиялык институттардын биздин “качып, жоголуп бара жаткан дүйнөбүздү” көбүрөөк түрүктуулукту жана башкарууну камсыз кылуу керектигин белгилейт. (Гидденс Э., 2004). Э.Тоффлердин “Келечектеги коркунуч” (Тоффлер Э., 2008), А.Тойнбинин “Цивилизация тарых соту алдында” (Тойнби А., 1996), Ф.Фукояманын “Окуянын аягы жана ақыркы адам” (Фукояма Ф., 2007), эмгектеринде маалыматтын жана ақылдын ролу ар тарааптуу, психикалык эмгек барган сайын эмгекти физикалык эмгекти алмаштырып келүүдө.

Маалыматтык коомдун өзгөчөлүгү болгон интернеттин жайылышынын шартында жаштардын социалдык иденттүүлүгүн калыптандырууда жана баалуулук багыттарынын калыптанышында ЖМКнын ролу олуттуу естү. Бүгүнкү күнде ЖМКлар өсүп келе жаткан муундун дүйнө таанымын калыптандыруу, алардын көз караштарын, турмуштук багыттарын жана артыкчылыктарын түзүү боюнча функциялардын кыйла бөлүгүн өзүнө алды. Жаш муунга ЖМКнын таасири үй-бүлөнүн жана мектептин таасирине караганда көбүрөөк тийүүдө, себеби интернеттен тараалып жаткан маалымат агымын көзөмдөө кыйын, жаш адамдар көп убактысын социалдык тармактарда еткөрөт. Динамикалуу өзгөрүп жаткан дүйнөдө түрүктуу социалдык иденттүүлүк калыптанып калышы мүмкүн эмес. Инсандын

туруксуз социалдык-идентификациялык абалын нормалдаштыруу доору келе жатат. Бул процессти социалдык факт катары кабыл алуу керек. Мисалы, бүгүнкү күнде маданият, билим берүү, таанып-билүүчүлүк жана башка баалуулуктарды трансляциялоону эң мобилдүү институт катары алсак, алар, жалпысынан, азыркы коомдун социалдык-маданий карама-каршылыктарын жайгарууга социалдык жоопкерчиликке жана гуманисттик багытка толук эз болгон деп айта албайбыз.

Экинчи баптын төртүнчү белүгү “Жаштардын диний иденттүүлүгүнүн калыптануу өзгөчөлүктөрү” деп аталац, жалпысынан, диний рынокту жөнгө салуунун укуктук-ченемдик актыларынын дагы да болсо бүдөмүктүгү өзгөчө белгиленет. Э.Дюргеймдин “Моралдык тарбия”, бул эмгекте динди коомдо өзгөчө орду белгиленет, башка бардык социалдык формаларды пайда кылган адамзаттын эң негизги социалдык институту деп эсептеген (Дюргейм Э., 2021). Р. Мертондун “Социалдык теория жана коомдук түзүлүш” аттуу эмгегинде белгилейт, ар бир эле дин, коомдо позитивдүү ролду ойнобойт, биригүү, түрүктуулук, тартип деген түшүнүктөр алгачкы религияларга гана мүнөздүү. Эгерде коом көп конфессиялуу болсо, анда ал ар кандай диндердин, топторунун ортосунда чыр-чатактарды жаратышы мүмкүн (Мертон Р., 2006).

Т.Парсонстун “Социалдык иш-аракеттердин структурасы жөнүндө”, аттуу эмгегинде айтылганда, коом-бул анын мүчелөрүнүн биргелешкен жашоосун уюштурган ченемдик система. Диндин коомдогу ордун жана ролун түшүнүү үчүн Т.Парсонс “социалдык интеграция” деп атаган жалпы шарттарды жана механизмдерди эске алуу керек дейт. Алгачкы коомдо мындей интеграция коомдук системанын милдети болуп саналат, өнүккөн коомдо дифференциациянын натыйжасында бул функция институтташтырылган (Парсонс Т., 2000) деп белгилеген. Ошентип, диний-дүйнө тааным жаштардын позитивдүү иденттүүлүгүн калыптандырууга өзгөчө таасир эттөт. Андан кийин азыркы жаштар күчтүү мамлекеттик идеологиянын жоктугунан социалдык жана адеп-ахлактык багыттарды жоготкондугун, аларда руханий, адеп-ахлактык баалуулуктарды иштеп чыгуу мүмкүнчүлүктөрү кыйла чектелгендигин өзгөчө белгилей кетүү керек.

Азыркы жаштардын динчилдигинин тигил же бул формаларынын социалдык феномени жетишэрлик татаал, бүдөмүк, аныкталбаган, бир жерде латенттик (жабык) түзүлүш болуп саналат. Азыркы ислам феноменин изилдөө боюнча экспертердин баамында, Кыргызстандын мусулман коомчулугу, жалпысынан, ар кандай топторго, жамааттарга бөлүнгөн. Мисалы, суннит исламын тутунгандар теориялык жактан алганда Кыргызстандын диний мозаикасын түзүшү керек. Ал эми өлкөдөгү бардык мусулмандардын 98% дан ашыгын булар салафит жамааттары, даватчылар, нуржулар түзөт. Кыргызстандын көз карандысыздыкты алган жылдарында республикада диний көп түрдүүлүк, исламдык багыттагы өзгөчөлүктөр пайды болду, анткени мыйзамдык-укуктук база либералдуу, бүгүнкү күнде чет өлкөлүк ислам мамлекеттеринин активдүү миссионердик кыймылы күч болуп турат.

Кыргызстан көз карандысыздыкты алган учурдан тартып диний уюмдардын санынын динамикасы

Таб. №3.3.1.

	Ислам диний уюмдарынын саны	Христиан диний уюмдарынын саны	Башка диндердин уюмдарынын саны
1991 г.	39	25	0
2006 г.	1619	343	14
2014 г.	2362	378	14
2021 г.	2930	404	14
2023 г.	2968	402	12
2024 г.	2970	402	12

Өлкөдөгү улуттук коопсуздукту камсыз кылуунун башкы факторлорунун бири катары жаштардын диний иденттүүлүгү, диний маданиятты маселеси актуалдуу бойдон калууда. Жаштардын салттуу эмес деструктивдүү диний уюмдардын катарына киругусунун себептерин бүгүнкү күндө пайда болгон интеллектуалдык, эмоционалдык, социалдык руханий вакуумдар, жакырчылыктын кесепети деп белгилөөгө болот.

Үчүнчү бап “Жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калытанаши озгочолукторун экономикалык жасана коопсуздук контекстинде изилдөө” деп атальп, үч бөлүмдөн турат. Үчүнчү баптын биринчи бөлүмү “Заманбап Кыргызстанда жаштардын экономикалык жасана миграциялык коопсуздук озгочолуктору” деп атальп, анда жаш мигранттардын жашоо стратегиялары аныкталган. Ааламдашу доорунда, бир жагынан, жаштардын экономикалык, билим алуу мүмкүнчүлүктөрүнүн пайда болуусу күчегендүгү, экинчи жагынан, саясий түрүксүздүк, куралдуу чыр-чатактар, жакырчылык, жумуш орундарынын жоктугу, климаттын өзгөрушү жана табигый кырсыктар жаш муундардын эл аралык жана ички миграциясынын башкы себептери болуп санаалаары белгиленет.

Ошондой эле ушул бөлүмдүн алкагында автордук социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде жаштардын миграциялык түзүлүштөрү, миграциялык потенциалы, миграциялык маанайы, жаштарга тийген миграция процессинин он жана терс жактары белгилениди. 2023-жылдын февралында биз салыштырмалуу анализдин негизинде Кыргызстанда жана Россияда окуучу жаштардын миграциялык маанайын изилдөө боюнча социологиялык сурамжылоо жүргүздүк. Бул маанайлар учурдагы дүйнөлүк миграциялык тенденциялардын кесепети деп белгиленет. Социологиялык сурамжылоо “Кыргызстандын жана Россиянын окуучу жаштарынын миграциялык маанайы” деп атальп, интернет сурамжылоо аркылуу онлайн режиминде жүргүзулдү. Бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, жаштардын курактык тобунун жалпы таанылган эл аралык аныктамасы жок. Бирок статистикалык максаттар үчүн Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттер

берген башка аныктамаларга таянсак, жаштарды “15 жаштан 24 жашка чейинки адамдар” деп аныктайт.

Таб. 3.1.5.

Бүгүнкү күндө кыргыз жаштары биринчи кезекте кандай маселелер тыңчсыздандырат деп ойлойсуз?

№	Жооптордун варианты:	Саны	%
1	Сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгүнүн аздыгы	405	43,5
2	Келечектеги кесипти тандоо үчүн маалыматтын жетишсиздиги	308	33,1
3	Тажрыйбанын жоктугунан, жумушка орноштуу койгойлерү	348	37,4
4	Карьералык ёсуш үчүн чектелген шарттар	200	21,5
5	Иш, эмгек миграциясы	126	13,5
6	Финансалык кыйынчылыктар	303	32,6
7	Турак жай кейгөйү	104	11,2
8	Начар медициналык тейлөө	108	11,6
9	Начар экология	186	20
10	Маданий эс алуу жана саякат мүмкүнчүлүктөрүнүн жетишсиздиги	68	7,3
11	Өлкөдөгү саясий тирештин күчөшү	74	8
12	Жаш муундарда патриоттук сезимдин жоктугу	114	12,3
13	Жалгыздык	36	3,9
14	Жашоо максаттарын ишке ашыруудагы кыйынчылыктар	145	15,6
15	Келечекке ишенүүнүн аздыгы	206	22,2
16	Жооп берүү кыйын	39	4,2

Сурамжылоонун негизинде алынган респонденттердин жооптору томенкүдөй түрдө бөлүштүрүлдү: эгерде Кыргызстандын респонденттери елкөнүн жаштарын түйшөткөн басымдуу кейгөй катары ездөрүнүн мекенинде жакшы, сапаттуу билим алуу мүмкүн эмситигин белгилешсе (43,4%), анда россиялык жаштар биринчи орунга экономикалык кейгөйлердү - финансалык кыйынчылыктарды жана билим алгандан кийин ишке орношудагы кейгөйлердү (37,3%) аныкташкан. Кыргызстанда сурамжылоого катышкан жаштардын жарымы чет өлкөдө билим алууну каалашат. Чындыгында, эгемендүүлүк жылдарында өлкөдө дүйнөнүн мыкты университеттеринде сапаттуу билим алган жаштардын чоң тобу пайда болду.

Сурамжылоодон алынган маалыматтар бизди жорғаку билим берүүнү интернационалдаштыруу келечеги күчтөйт деген ойго түртөт. Ошондой эле кесиптик кондумдар түздөн-түз университетке гана эмес, студенттин өзүнүн аракетине да көз каранды экенин белгилей кетүү керек. Негизи, бүгүнкү күндө өлкөнүн көпчүлүк жорғаку окуу жайлары студенттерге практика учун чет өлкөгө тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Бул учун биргелешкен жайлар мектептер уюштурулуп, жаштарга кесиптик билимдерин жана жөндөмдерүн практика жүзүндө өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Россиялык студент жаштардын жоопторун карасак, чет өлкөдө билим алууну каалагандар 34% билдиришкен жана 28% бул жөнүндө ойлонушат.

Кыргызстандын жаштары учун мааниси боюнча экинчи көйгөй (сурамжылоого катышкандардын 37,4%) – экономикалык, тажрыйбанын жоктугунан ишке орношууга байланыштуу. Бүгүнкү күндө өлкөдө жорғаку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн ишке орноштуруу маселеси курч бойдон калууда. Биздин оюубузча, бул иш берүүчүлөр менен бүтүрүүчүлөрдүн өз ара аракеттенүү темасы терең талданбай жана системалаштырылбагандыгына байланыштуу. Андан кийинки көйгөй - бул көптөгөн бүтүрүүчүлөр эмгек ақынын аздыгынан, карьералык осүү келечегинин жоктугунан адистиги боюнча иштегиси келбейт. Белгилей кетсек, белгилүү бир деңгээлде миграциялык процесстер, анын ичинде, урбанизация процесстери этникалдуулукту, улуттуулукту, бүдемүктөтүп, анын кайталангыс маданиятын, каада-салт, үрп-адаттардын тилин жоготууга өбелгө түзөт.

Жаштар чөйрөсүндөгү миграциянын позитивдүү факторлорунун бири жаш мигранттардын ааламдашунун, модернизациянын жана интеграциянын заманбап процесстерине трансформацияланышы болуп саналат. Биздин мамлекеттин чегинен тышкary кетип жаткан жаштар кабыл алуучу чөйрөдө атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, ошону менен жорғаку адаптациялык ресурstu көрсөтүп жатышат. Негизинен, Кыргыз жаштары бүткүл дүйнө боюнча ийгиликтүү окуп, эмгектенин келе жатышат. Бул факт жаштарды чет өлкөдө жакшы жана сапаттуу билим алууга, ошондой эле эл аралык кызматташтыкты, чет өлкөдө студенттик тажрыйбаларды уюштурууну, биргелешкен изилдөө долбоорлорун, студенттер жана окутуучулар учун алмашуу, кызматташшуу программаларын, чет элдик студенттер учун атайын программаларды жигердүү өнүктүрүүгө түрткү берет.

Учунчү балтын экинчи бөлүгү “Демократиялык баалуулуктардын жаштардын социалдык идениттүүлүгүнүн калыптанышына тийгизген таасири” деп аталаат анда, жаштар чөйрөсүндөгү баалуулуктардын өзгөчө артыкчылыктары белгиленген. “Баалуулуктар”, “баалуулук багыттары”, “баалуулук багыттардын калыптанышынын механизмдерин жана факторлорору” деген илимий түшүнүктөрдүн мазмунун теориялык жана практикалык жактан талдоосуз азыркы жаштардын жашоосундагы түпкү социалдык өзгөрүүлөрдүн, ошондой эле олуттуу карама-каршылыктардын манызын түшүнүү мүмкүн эмес. Баалуулук деген эмне? Баалуулукту изилдөөгө болгон кызыгуу бүгүн “чынчылдык”, “бакубаттык”, “сулуулук”,

“чындык”, “идея”, “аныктык”, “мыйзамдуулук” сыйктуу түшүнүктөрдү анализдөө контекстинде өзгөчө мааниге ээ.

Таб. №3.2.1.

**Сиз учун эң маанилүү болгон жашоо максаттарды жана мамилелерди тандаңыз (3 кө чейин тандоо)**

№	Жооптордун варианктары (3кө чейин тандоо)	Саны	%
1	Жакшы үй-бүле куруп, балалуу болуу	316	41,6
2	Заманбап талаптарга жооп берген билим алуу жана өз өлкөнүздүн өнүгүшүү учун пайда алып келүү	358	47,1
3	Жорғаку маиналуу жана кызыктуу жумушка орношуу	244	32,1
4	Өзүмдүн жеке жашаган үйүм болсо	140	18,4
5	Жеке бизнесимди ачуу	271	35,7
6	Молчулукта жашап, каалоолорумду ишке ашыруу	279	36,7
7	Башка адамдарга жакшылык алып келүү	157	20,7
8	Жалпыга таанытуу, атактуу болуу	39	5,1
9	Бийликтө, башка адамдарды жетектөө мүмкүнчүлүгү	46	6,1
10	Коомдо жорғаку кызматты ээлөө	76	10,0
11	Өзүмче гармонияда жашоо	184	24,2

Тарыхый-социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жана жаштардын баалуулуктарын салыштыруунун негизинде биз, мындай тыянақ чыгардык, азыркы жаштар коомдогу болуп жаткан кубулуштарга караганда өзүнө көбүрөөк конул бурат, бул керектөө коомуна мүнөздүү баалуулук. Белгилүү болондой, баалуулуктар жаш муундарды тарбиялоодо, ошондой эле адамдардын таанып-билиүү процесстерине жана жүрүм-турумуна таасир этүүчү турмуштук тажрыйба аркылуу калыптанат. Ошентип, азыркы жаштардын жашоосундагы “баалуулуктар” жана “баалуулук багыттары” алардын жашоосундагы баштапкы чекит жана өзгөчө адат болуп саналат. Мисалы, жаштар эркиндикти баалуулук катары оюй кабылдайт, ошондой эле ар-намыс жана жоопкерчиликти жашоодогу, экономикадагы бардык аракеттердин башталышы катары кабылдайт. Таблицада берилген маалыматта биз, жаштардын турмуштук максаттарын жана жашоого болгон мамилелерин билүүгө аракет кылдык.

Сурамжылоонун жүрүшүндө биз студент жаштардын турмуштук маанилүү максаттарын жана мамилелеринин, индикаторлорун аныктоо максатын алдыга койдук. Жогоруда №3.2.1. - таблицада көрсөтүлгөндөй жаштар эң биринчиден заманбап талаптарга жооп берген билим алуу жана өз өлкөсүнүн өнүгүшүү учун пайда алып келүүнү самашат 47,1%, бул ете позитивдүү көрүнүш, азыркы жаш муун патриоттук маанайда экендигин белгилесек туура болот. Жакшы үй-бүле куруп, балалуу болуу 41,6% түзөт, Кыргызстан салттуу өлкө, эң кубанычтуусу жаштар үй-бүле куруп бала-чакалуу болгусу келет. Молчулукта, жеткиликтүү материалдык, финансальык

шарттарда жашоону каалаган жаштардын саны 36,7% жана ошондой эле жеке бизнесин ачкысы келген жаштардын саны 35,7% түзүү. Заманбап жаштар өзүнө жоопкерчилики алгандан тартынбайт, жооптуу иштерди аткарғысы келет, умтулат. Демек, жаштардын арасында ар кандай экономикалык, бизнес инкубаторлорду, долбоорлорду уюштуруу - бул бүгүнкү күндүн талабы. Жаштар көбүн эсэ жогорку майналуу жана өзүнүн алган билимине жараша кызыктуу жумушка орношкусу келет 32,1% бул көрүнүш түшүнүктүү. Азыркы базар мамилелеринин негизгин түзгөн экономикалык, инновациялык маданият жаштардын арасында калыптанып келе жатат. Бүгүнкү өтө мобилдүү жашоо, өзгөрүштөр коомдогу жаштарга көбүн эсэ негативдүү таасир этүүдө, ошондуктан 24,2 % иликтеөгө катышкан студенттер өзүмчө, жеке турмушумда гармонияда жашоону каалайм деп белгилеген.

Учунчү баптын учунчү бөлүмү “*Кыргызстандагы жаштар кыймылнының өнүгүшү жаш муундун жарандык идениттуулугун калыптандыруунун негизги фактору катары*” деп аталат. Анда көз карандысыз Кыргызстанда жаштар кыймылнының калыптануу процесси тарыхый-социологиялык ракурста каралат. Азыркы жаштар кыймылдарынын өнүгүүсүнүн кийинки негизги этаптары анализге алынат. Биринчи этап – Совет мезгилиндеги жаштар кыймылдары. Бул кыймылдар коммунистик партиянын уюмдары (комсомол, пионер уюму, октябряттар) болгон. Экинчи этап – формалдуу эмес жаштар кыймылдары (80-жылдардын аягы, 90-жылдардын башы). Кайра куруу учурунда расмий эмес жаштар идеологиясы калыптанып, жаңы түзүлгөн жаштар бирикмелери (хиппилер, рокерлер, панктар ж.б.) болуп калды. Учунчү этап – “жаны” жаштар кыймылдары (90-жылдардан бүгүнкү күнгө чейин). Бул этапта кыймыл-аракети көз карандысыз социалдык практикага жана өзүн-өзү көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ жаштар кыймылдары пайда болуп калды. Жаштардын активдүүлүгүнүн өнүгүүсүндө, азыркы коомдук кыймылдардын укуктук-мыйзамдык базасына басым жасоо керек.

Гуманитардык илимдеги азыркы коомдук жаштар бирикмелеринин классификациясы төмөнкүдөй: биригүү формасы боюнча: клубдук-эс алуу түзүмдөрү, формалдуу эмес, саясий, диний бирикмелер (секталар); кызычылык бағыты боюнча: укук коргоо, маданий-спорттук, экстремисттик; үстөмдүк кылган баалуулуктар боюнча: романтикалык-эскалисттик, башкacha айтканда, күнүмдүк жашоодогу жагымсыз, кызыксыз нерселерден өзгөчөлөнгөн кызыктуу нерселерди окуу, идеалисттик, оюн-зоок, радикалдык-деструктивдүү; максаттуу топ боюнча: студенттик, мектепттик жана башкалар. Ошентип, Кыргызстандын ақыркы отуз жылдагы тажрыйбасы көрсөткөндөй, саясатка жана саясатчылардан көңүл калуу жана жек көрүү пайда болду. Демек, жаштардын коомдук уюмдарынын, коомдун өнүгүшүнүн азыркы этапында фонддордун ишинин натыйжалуулугунун негизги критерийлери болуп темөнкүлөр саналат: уюмдун жашоо мөөнөтү, аны түзүү ыкмасы, демографиялык курамы жана анын катышуучуларынын социалдык абалы, активдүү мүчөлөрүнүн саны.

Төртүнчү бап “*Кыргызстанда жаштардын социалдык идениттуулугүнүн калыптануу процессинде мамлекеттик жаштар саясатынын орду*” деп аталып, үч болумдөн турат. Биринчи бөлүм “*Кыргызстанда жаштарды коомдук-саясий турмушка тартуунун мыйзамдык-укуктук негиздери*” деп аталат. Анда социалдык мамлекеттин принциптери каралган. Мамлекет мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен жаштардын демилгелерин мамлекеттик колдоонун натыйжалуу механизмдерин түзүүгө аракет кылыш жатканы белгиленген. Бул бөлүмдө өлкөдө жаштар саясатын жүргүзүүнүн мыйзамдык-укуктук базасы толук анализденген. Азыркы учурда мамлекеттик органдар тарабынан жаштарды социалдык жактан колдоо, аларга билим берүү жана тарбиялоо жаатындағы коомдук мамилелерди майда-чүйдөсүнө чейин жөнгө салуучу көнтөгөн ченемдик укуктук актылар кабыл алынган. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстандагы жаштардын көйгөйлөрү менен ар кандай министрліктер жана ведомстволор алексенип келишкен. Төмөнде биз мамлекеттик жаштар органдарынын структуралык өзгөрүүлөрүн тарыхый ракурstan каралп, маалымат беребиз.

Мамлекеттик жаштар органдарынын түзүмүндөгү төмөнкү өзгөртүүлөрдү белгилөөгө болот:

2004-жыл – КРдин Туризм, Спорт жана жаштар саясаты боюнча мамлекеттик комитетинин алдындағы Жаштар иштери боюнча департаменти.

2005-жыл – КРдин Билим берүү, илим жана жаштар саясаты министрлігінин алдындағы “Жаштар иштери” боюнча департамент.

2007-жыл – Кыргыз Республикасынын өкметүнө караштуу дене-тарбия жана спорт, жаштар иштери жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин “Жаштар иштери” боюнча департаменти.

2009-жыл – Кыргыз Республикасынын эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлігінин алдындағы “Жаштар иштери” боюнча департаменти.

2010-жыл – Кыргыз Республикасынын убактылуу өкметүнүн “Кыргыз Республикасынын жаштар иштери боюнча министрлігін түзүү жөнүндө” декрети (26.04.2010).

2012-жыл – Кыргыз Республикасынын жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлігі (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому 20-февраль, 2012-жыл).

2013-жыл – Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлігі.

2024-жыл – Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлігі.

Бул бөлүмдө анализдөөдө биздеги булактардан көрүнүп тургандай, бардык президенттер жаштардын көйгөйлөрүнө кайдыгер караган эмес экенин тастыктоого болот. Ар кайсы мезгилдерде тиешелүү жаштар саясатын жана аны ишке ашыруу механизмдерин иштеп чыгуу аракеттери көрүлүп келген. Ошону менен биргэ, көпчүлүк учурда мамлекеттик бийлик түзүмдөрүнүн жаш кыргызстандыктарга болгон камкордугу көбүнчө кагаз

жүзүндө эмес, сөз менен айтылып, бирок ошол эле учурда айтылган, жазылган сөздөр менен аткарылган иштер кәэ бир учурларда бири-бирине шайкеш келбей калғандыгын да белгилөөгө болот. 2020-2030-жылдарга жаштар саясатынын жаңы концепциясында артықчылыктуу багыттар так көрсөтүлген [2020-2030-жылдарга Жаштар саясатынын Концепциясы. Кыргыз Респ. екмөтүнүн 2019-ж. 18-окт., № 562] токтомуна ылайык. Бул концепцияны ишке ашыруу эки этапта жүргүзүлөт. Ушул концепцияны практикалык ишке ашыруу максатында конкреттүү чараптар, жооптуу аткаруучулар жана аларды аткаруу мөөнөттөрүү карапланган. Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү пландаштырылган.

Төртүнчү балтын экинчи бөлүмү “*Кыргызстанда жаштардын саясий, укуктук идентитеттүүлүгүни калыптаныш озгочолуктору*” деп аталат. Кыргызстандагы жаштардын демократиялык баалуулуктарды түшүнүүсү карапып, саясий маданият жана жаштардын саясий коомго аралашуусу баяндалган. Бул жаштардын саясий, укуктук маданияты жалпы эле коомдогу көрүнүштөрдөй ар кандай, көп түрдүү экендигин айтууга болот. Жаштардын айрым топтору бири-биринен саясатка болгон кызыгуусу, саясий турмушка кошулуу деңгээли, ар кандай идеялык-саясий агымдарга багыт алуусу менен айырмаланат. Бирок бул айырмачылыктардын баары азырынча курч карама-каршылык мүнөзүнө ээ эмес жана ашыкча саясатташууга алып келбейт. Кыргызстандын жаштарынын саясий процесске азыркы катышуусу бир катар езгечөлүктөргө ээ. Бул процесстер жаңы саясий шарттарда жайылтылууда да көп жагынан чет өлкөлүк демократиялык формаларды өздөштүрүү багыты боюнча жүрүүдө. Жаштардын саясий катышуусу көбүнчө саясий партиялар же мамлекеттик жана жергилиттүү бийлик түзүмдөрү тарафынан демилгеленет. Ошондуктан демократиялык коомду куруунун негизги милдеттеринин бири саясий маданияттын деңгээлин, саясий социалдашууну, жаштардын саясий идентитеттүүлүгүн, алардын саясий көрүнүштөргө болгон кызыгуусун жогорулатуунун жолдорун издеө болуп саналат. Ошондой эле жаш муундарды Кыргызстанда саясий процесстерге көбүрөөк тартып, жарандык коомду калыптандырууда езгөчө шарттарды түзүү зарыл.

Негизинен, бүгүнкү күнде жалпыга маалымдоо каражаттары жаштарды саясий социалдаштыруу үчүн ачык-айкын маалыматтык жагдайларды түзүүгө жооптуу. Заманбап Кыргызстандагы маалымат агымдары же массалык мүнөзгө ээ, же “жалпы эл үчүн эмес, тар чөйрөгө ылайыктаалган”, башкacha айтканда, алардын маанисин жогорку сапатта кабыл алыныши үчүн саясий анализдин жогорку деңгээли талап кылынат, ал эми биздин өлкөдө көп учурда текталбаган саясий маалыматтар ММК аркылуу байма-бай берилип турат. Радио, телевидение жана гезиттер саясий маалымат алуунун жолу катары Интернетке орун бошотуп беришти. Интернет саясий оюнчулардын өз позицияларын көрсөтүүдө, саясий күн тартибин түзүүдө, саясий коммуникацияда жана башка көптөгөн нерселерде маанилүү роль ойнодо калды. Шайлоо өнөктүгүнүн ортосундагы тыныгуу маалында саясий партиялар, коомдук-саясий уюмдар өздөрүнүн көз караштарын массалык түрдө пропагандалоонун негизги каражаты катары интернетти колдонушат.

Саясий лидерлер кайсы бир маселеге болгон мамилесин жеке өзүлөрүнүн каналдары аркылуу пропагандалашат. Бирок мындай ресурстар жаштар үчүн езгөчө кызыгууну туудурбайт.

Төртүнчү балтын үчүнчү бөлүмү “*Кыргызстан жаштарынын бакубаттуулугүн жана онугүү индексин анализдөө*” деп аталып, анда жаштарды коомдук турмушка тартуунун езгечөлүктөрү жана аларды езүн-езү өнүктүрүүнүн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымдоо, жаштар арасындагы илимий, чыгармачылык жана ишкердик активдүүлүктүү колдоону камсыз кылуу маселелери талдоого алынган. Өсүп келе жаткан жаш муундарды кесиптик жана чарбалык ишке тартуунун инновациялык моделдерин жана формаларын иштеп чыгуу жана еркундөтүү, студенттик эмгек жамааттарынын ишин жандандыруу, жаштардын эмгек биржаларын өнүктүрүү, ақырында, эн негизги максаттарга жетүү үчүн мыйзамдык базаны тынымсыз өркүндөтүү милдеттери карапланган. Жаштарды эмгекке ийкемдүү тартуу жана алардын мыйзамдуу укуктарын жана таламдарын камсыз кылуу да карапланган. Жаштардын эл аралык өз ара аракеттенүүсүнүн активдүүлүгүн күчеттүү (тематикалык чогулуштар, лагерлер жана фестивалдар, илимий, практикалык жана бизнес конференциялар, дискуссиялык клубдар, жаштар алмашуу, чыгармачыл пленэрлер), өсүп келе жаткан мунунду колдоого багытталган эл аралык жаштардын маалыматтык долбоорлорун дайыма үшүштүруу талданган. Жаштардын ишкердигин, анын ичинде экономиканын инновациялык секторлордо колдоо көрсөтүү боюнча программаларды иштеп чыгуу аныкталган. Бүгүнкү күнде саясий процессте бардык жаштардын жана иштеп жаткан бийлик органдарынын өз ара аракеттенүүсүнүн үшүштүруучулук негиздерин аныктай турган укуктук талааны түзүү принципиалдуу маанигээ ээ экендиги талдоого алынган.

Кыргызстандын жаштарынын бакубатчылыгынын индекси 2022-жылга тогуз көрсөткүч боюнча иштелип чыккан Анда экономикалык абалы жана мүмкүнчүлүктөрү, билим берүү, маданият, ден-соолук, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, коопсуздук жана корголгондук, үй-буле жана экология тармактары боюнча жаштардын коомдогу орду, катышуусу, активдүүлүгү, карапланган. Темен маани: 0–0,494; Орто маани: > 0,494–0,607; Жогорку маани: > 0,607–0,671; Кыйла жогору маани: > 0,671–0,810; Абдан жогору маани: > 0,811–1.

Тандалып алынган тармактар боюнча жаштардын абалы дүйнөлүк стандарттарга канчалык деңгээлде туура келет? Кайсы тармактарга көнүл буруу керек? деген суроо жаралат. Өзүнүздөр көргөндөй, жаштарга, негизинен, көбүрөөк көнүл бурулушу керектиги теменкү индексте айкын көрүнүп турат: 1. Жарандык катышуу - 0,41; 2. Экономикалык мүмкүнчүлүктөр - 0,48; 3. Билим берүү жана илим - 0,47; 4. Маданият - 0,15; 5. Ден - соолук - 0,51; 6. Коопсуздук жана коргоо - 0,63; 7. Үй-буле - 0,53 8. Экология - 0,45; 9. МКТ (маалыматтык коммуникациялык технологиялар) - 0,43 Эгерде биз жаштардын “Жарандык катышуу” чөйрөсүнүн жалпы субиндексин карап көрсөк 0,41 түзгөн, бул деген төмөнкү, ылдайкы көрсөткүчтү түзөт деген сөздү түшүнүүгө болот. Негизинен, мамлекеттик

жаштар саясатынын максаты – жаштардын ийгиликтүү социалдашуусу, өзүнүн коомдогу социалдык иденттүүлүгүн таап, ага ынанып жана эффективдүү өзүн-өзү ишке ашыруусу үчүн шарттарды түзүүсү. Ошондой эле жаштардын потенциалын өнүктүрүү жана аны өлкөнүн инновациялык өнүгүү кызыкчылыгында пайдалануу негизги максаттардын бири болуп саналат. Бул максаттардын ишке ашыши ақыркы отуз жылдык практикада тездик менен өзгөрүп жаткан дүйнөде инновациялык өнүгүү потенциалын натыйжалуу өнүктүре алган жана жемиштүү пайдалана алган мамлекеттер стратегиялык артыкчылыктарга ээ борорун ынандыралык түрдө далилдеп турат.

Ааламдашуу процесстери жаштардын билимин жана дүйнө таанымын өзгөртүп, бүткүл дүйнөлүк коомчуулуктун өнүгүү багытын аныктоодо. Бул бардык экономикалык жана саясий түзүлүштөрү ар кандай системада болгон өлкөлөргө тиешелүү. Заманбап экспертердин басымдуу көпчүлүгү бүгүнкү күндө бардык эле өлкөлөр ааламдашууга даяр деп эсептешет, мындай көрүнүшкө объективдүү жана субъективдүү себептерди көлтиришип келүүдө. Ааламдашуу жашообуздун бардык аспектилерине, тактап айтканда, экономикалык, саясий, маданий, үй-бүлө, коопсуздук, жана ошондой эле социалдык жашоого таасирин тийгизүүдө. Жаны технологиялардын тынымсыз өнүгүүсү, жаны экономикалык мейкиндиктердин түзүлүшү, өндүргүч күчтөрдүн структурасынын өзгөрушүү менен дүйнө жаны өнүгүүнүн интеграциялык этабына еттүүдө. Ошол эле учурда жаштардын жашоого, материалдык жана руханий баалуулуктарга, коммуникация процесстерине болгон мамилеси да өзгөрүүдө. Бүгүнкү күндө жаштардын арасында материалдык муктаждыктар биринчи орунга коюлууда. Ошол эле учурда жаштар активдүү жана жемиштүү ааламдашуу процессине кошулууда. Жаштардын көпчүлүк белугу чет тилдерин үйрөнүшүүдө, мындай көрүнүш өз кезегинде тилдик тоскоолдуктардын жоюлуп, дүйнөлүк системадагы каалаган өлкөнүн жаштары менен баарлашууга, тажрыйба алмашууга мүмкүндүк берет. Ааламдашуу жаштарга, алардын заманбап жашоого ынгайлашуусуна (аралашуусуна) жана социалдашуусуна, ан-сезимине кандай таасир этет? Биздин социологиялык сурамжылоолордун жыйынтыгы көрсөткөндөй, жалпысынан жаштар ааламдашуу процесстерин жактырып, аны заманбап коом үчүн пайдалуу деп эсептешет. Ааламдашуу жаштарга кенири жол ачып, кез карашын көнөйтип, каалаган маалыматка жетүүгө мүмкүндүк берүүдө, ошондой маданий деңгээлин көтерүүгө, материалдык жыргалчылыгын жогорулатууга шарт түзүп берүүдө деп эсептешет.

## КОРУТУНДУ

1. Бүгүнкү күндө социалдык иденттүүлүктүн калыптануу процесси буюнча теориялык жана эмпирикалык изилдөөлөрдүн өтө көп көлөмүнө карабастан, бул категория эң татаал, ар кылдуу жана актуалдуу болуп саналат. “Социалдык иденттүүлүк” - анын мазмунун, калыптануу механизмдерин, функцияларын изилдөө философторду, социологдорду, психологдорду, дин таануучуларды, антропологдорду, саясат таануучуларды өзүнө тартып келген

жана тартууда. Диссертациялык иште негизинен төмөндөгү түшүнүктөргө жана категорияларга социология илиминин алкагында илимий талдоо жасалган: социалдык иденттүүлүк, идентификация, жаштар, социалдык демографиялык, психологиялык топ катары, социалдык иденттүүлүктүн калыптануу өзгөчөлүктөрү.

2. Заманбап кыргыз коомунун шартында жаш муундардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышы татаал жана көп кырдуу көйгөй болуу менен көнтөгөн илимдердин алкагында илимий изилденүүчүү процесс болуп саналат. Социалдык иденттүүлүлүк концепциясын деталдуу системдик жактан анализдөөнүн контекстинде жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышы жөнүндө макросоциологиялык, микросоциологиялык жана соционихологиялык билимдердин синтези аркылуу ишке ашырылууга мүмкүн. Социологиялык ыкмалардын жардамы менен жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптаныш процессинин өзгөчө социалдык демографиялык топ катары башка социалдык топтордан айырмаланган факторлорун, детерминанттарын, өзгөчөлүктөрүн ачууга болот. Дүйнөлүк илимий адабияттардагы жетишкедиктерди эске алуу жана ошондой эле бул социалдык кубулуштун маңызын түшүнүү менен бирге диссертациялык иште жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышы, өзгөчө интеграцияланган жана дифференцияланган татаал процесс катары аныкталды.

3. Жаштарды социалдык топ катары аныктоого, алардын көйгөйлөрүн жана баалуулук багыттарын изилдөөгө алгачы аракеттер 20-кылымдын экинчи жарымында жасала баштаган. Жөнөкөй социологиялык мааниде жаштардын социалдык абалынын, курактык өзгөчөлүктөрүнүн, коомдун социалдык түзүлүштөгү орду жана функциялары, конкреттүү кызыкчылыктардын жана баалуулуктардын негизинде аныкталган социалдык демографиялык топ деп түшүнсө болот. Жаштардын жаш курактык өзгөчөлүктөрү боюнча бир пикир жок. Бирок, көбүнчө жаштардын төмөнкү курактык чеги 14-16, ал эми жогорку курактык чеги 25-35 жашка чейин деп аныкталат.

4. Ааламдашуу шартында заманбап социалдык институттардын, биринчи кезекте мамлекет, үй-бүлө, билим берүү, ММК ишмердиги өзгөрө баштайды. Кандай гана коомдо болбосун үй-бүлө мамлекеттин эң негизги жана баштапкы институту, пайдубалы болуп саналат. Кыргызстанда азыркы учурда ажырашуулардын саны боюнча Борбор Азияда биринчи орунда экени белгилүү. Кыргызстанда никеге официалдуу тургандардын саны азырьып, ошол эле учурда ажырашуулардын саны көбөйдү. Бул туурапуу улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылат. 2011-жылы 56 мин 509 нике катталса, ал эми ажырашуулардын саны - 8 705 түзгөн. 2023-жылы 45 495 нике катталып, ошол эле учурда 12 552 жуп ажырашкан. Ажырашуулардын тез-тез катталып жатышынын себептери: материалдык жана экономикалык көйгөйлөр, акчанын жетишсиздиги, эмгек миграциясы, жаштардын үй-бүлө жана үй-бүлөлүк мамилелерине ата-энелердин жана туугандарынын кийлигишүүсү, ошондой эле алдынкы көйгөйтөө айланган үй-

бүлөлүк зомбулук. Заманбап коомдо үй-бүле институту кризиске учурал турганына байланыштуу, үй-бүлөлүк жана демографиялык депопуляцияга жол бербөө чараларын иштеп чыгуу, коркунучтарды жок кылууга жаштардын асоциалдык терс жүрүм-турумдарын жок эле дегенде минималдаштырууга байланыштуу иш-чараларды уюштуруу.

5. Жаштардын арасында позитивдүү социалдык иденттүлүктүн калыптанышында негизги бир фактору катары билим берүү системасынын өзгөчөлүктөрүн аныктоо болду. Билим берүү - бул азыркы коомдун негизги системаларынын бири, жаштардын арасында социалдык иденттүлүктүн калыптанышынын эң олуттуу фактору экендигин көрсөттүк. Билим берүү системасы аркылуу маданий маалыматты тандап, иргөп алуу мүмкүнчүлүгү жаралат, жана бул процесстин негизинде позитивдик идентификациялык моделдерди иштеп чыгууга шарт түзүлөт. Кыргызстан ааламдашуунун шартында дүйнөлүк билим берүү процесстерине аралашышы керек: мектептен баштап, жогорку окуу жайларга чейин технологиялык жабдуулар, дүйнөлүк стандарттагы илим изилдөө лабораториялары, техникалык парктар, инновациялык технологиялар менен камсыздальышы керек.

6. Заманбап медианын терс зордук-зомбулуктун, агрессивдүүлүктуу, эротиканы жана бекер жашоо образын чагылдырган берүүлөрдү жаштардын аудиториясына таркатып, тескери таасирин тийгизүүдө, мындай көрүнүштөрдү көнтөгөн социологиялык изилдөөлөрдүн натыйжалары көрсөтүп турат. Заманбап ЖМКЛар кээ бир учурларда коомго жат жүрүм-турумду жайылтуу менен бирге эфирдик маалыматтын мазмунун тандоого жоопкерчиликтүү жана тандалма мамиле жасабай келет. Маселен, кино, реалити-шоу, шоу-бизнес аркылуу жүрүм-турумдун девианттык формалары жигердүү жайылтылат, мында башкы каармандар өздөрүнүн жаман адаттарын, коомго жат жоруктарын, уятыз сөздөрүн, инсандар жана муундар аралык мамилелерде эркиндикти, жол берүүчүлүктуу сыймыктануу менен көргөзүштөт. Ар кандай социалдык түйүндөр жана он-лайн медиа радикалдык идеяларды пропагандалоонун, экстремисттик жана террористтик уюмдардын катарына тартуунун негизги аяңчаларынын бири болуп калууда. Мындай иш-аракет деструктивдүү диний идеологияны карманган адамдардын кыйла чон чөйрөсү үчүн да жасалышы мүмкүн. Мындай учурда виртуалдык мейкиндикте жаштардын арасынан чыныгы максаттуу топ түзүлөт, алар мындай деструктивдүү уюмдардын идеяларына суктансышат.

7. Жаштардын арасында позитивдүү социалдык иденттүлүктүн калыптанышында негизги бир фактор катары диний социалдашуунун өзгөчөлүктөрүн аныктоо болду. Жаштардын диний маданийты, жаш муундардын арасында социалдык иденттүлүктүн калыптанышынын эң олуттуу фактору экендигин көрсөттүк. Жаштардын арасында радикалдашуунун алдын алуу жана ага карши күрөшүү боюнча мамлекеттик иш-чаралар, саясат активдүү иштеши керектигигин белгиледик. Жаштардын арасында диний радикалдаштыруунун дагы бир маанилүү себеби – коррупция. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, жаштар коомдун бардык чөйрөлөрүндөгү коррупциянын көрүнүштөрүн ашкере сындашат. Коррупция

мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимди жок кылуу менен аларды радикалдашуу алдында алсыз кылат. Эн коркунучтуусу радикалдуу, экстремисттик уюмдардын негизги убадаларынын бири – саясий системаны кайра куруу жана адамдын социалдык абалын өзгөртүү.

8. Кыргызстан жаштары эмгек миграциясына жакынкы, алыскы өлкөлөргө байма-бай тараап кетүүдө, дүйнөнүн ар бурчунда Кыргыз жаштары эмгек миграциясында. Россияда эмгектенип жүргөн жаш мигранттарынын олуттуу бөлүгү экономиканын көмүске секторунда иштешет, кээ бир учурларда аларга эмгек маянасы толук төлөнбөй калган учурлар кездешет. Россиядагы азыркы миграциялык кырдаалдын терс аспектиси Кыргызстандан эле эмес Борбордук Азиядан барган иш мигранттарынын квалификациясы төмөндүгүн дайыма белгилешет. Иш миграциясынын терс жактары етө эле көп, азыркы жылдарда калктын мыкты, атаандаштыкка жөндөмдүү жана демилгелүү бөлүгү Кыргызстандын жаш, билимдүү жаштары чыгып кетип, ошону менен улуттук экономикага салымдар жаш муну тарабынан азайып эле бара жатат. Жаштардын өлкөдөн чыгып кетүүсү Кыргызстандагы демографиялык абалга, үй-бүлө ичиндеги мамилелерге, улуттук каада-салттардын улап, андан ары алып кетүүдө терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

9. Андан кийин биз жаштарга глобалдык демократиянын тийгизген таасилерин, ааламдашуу процессинин жалпы эле жаштарга тийгизген он жана терс жактарын илимий анализдеп чыктык. Ааламдашуу чындыгында азыркы жаш инсандын жашоо ишмердүүлүгүн уюштурууга принципиалдуу жаңы баалуулуктарды киргизүүдө. Ааламдашуу бир жагынан караганда улуттук маданияттын, каада салттардын, улуттук иденттүүлүктөрдүн жана алардын институттарынын иштөөсүндө карама-каршылыктарды жаратат. Коммуникациялык чойрөдө ар кандай быттырды, бири-бирине карама-каршы келген маалыматтардын етө көп, чар-жайыт болушунун шарттарында бейформал институттар басымдуулук кылууда, бул иштеп жаткан социалдык институттардын туруктуу инсандык идентификацияны камсыз кылуу жөндөмдүүлүгүнө шек туудурат. Жаштар социалдык-маданий туруксуздуктун, жана социалдык-маданий мейкиндиктеги өзгөрүүлөрдүн откөөлдүгүнүн кырдаалына жаны иденттүүлүктөрдү издеө аркылуу ынгайлашууга аргасыз болот. Ааламдашуу, виртуалдаштыруу жана фрагментация процесстери социалдык эс тутумдун бузулушун шартгоодо.

10. Кийинки маселе Кыргызстандагы жаштар менен иш алып барууда мыйзамдык-укуктук негиздерин изилдөө болуп саналат. Мамлекеттик дөнгөлөдө жаштар саясаты маселелери боюнча мыйзамдардын жана ченемдик укуктук актылардын абалын карап чыгуу менен, төмөнкүдөй тыянактарды чыгарууга болот. Кыргыз Республикасында жаштардын укуктарын жөнгө салуучу мыйзамдык - укуктук ченемдер, ар кандай дөнгөлдөгү жана ар кандай тематикадагы ченемдик укуктук актыларда камтылган, бирок азырынча бирдиктүү концептуалдык негизге ээ эмес. Кыргыз Республикасыннын мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары – жаштар менен иштөө боюнча тиешелүү программаларды жана иш-чараларды ишке ашыруу боюнча ыйгарым

укуктарды күчтөү менен биргэ айыл жаштары үчүн программаларды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүктөрдү алышы керек. Ошондуктан мындан ары дагы мыйзамдык – укуктук документтерди калыптандыруу, дүйнөлүк стандарттарга төнөө учурдун талабы болуп санлат.

11. Кийинки маселе - бил мамлекеттик жаштар саясатынын ордун аныктоо. Жаштарды коомдук практикага тартуу жана аларды өзүн-өзү өнүктүрүүнүн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымдоо, жаштардын илимий, чыгармачылык жана ишкердик ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтүү. Бул маселени чечүү төмөнкү жолдор менен ишке ашат: коомдогу жаштардын турмушундагы маселелердин (ден - соолук, спорт, билим берүү, турак-жай, эс алуу, жумуш, карьера, коомдук турмуш, үй-бүлө, эл аралык мамилелер, жаштардын турмушу) бардык багыттар боюнча маалыматтык системаларды иштеп чыгуу. Жаштардын региондор (чөлкөмдер) аралык жана эл аралык өз ара аракеттенүүсүн, кызматташуусун колдоо (тематикалык чогулуштар, форумдар, лагерлер жана фестивалдар, илимий-практикалык жана бизнес конференциялар, дискуссионный клубдар, жаштар алмашуу), кыргыздын жана дүйнөнүн баалуулуктарынын өз ара алакасына багытталган эл аралык маалыматтык жаштар долбоорлоруна катышуу маданият иштерин өнүктүрүү бүгүнкү күндүн талабы.

12. Жаштардын саясий, укуктук маданияты, саясий социалдашуу, жалпы эле жаштардын саясий иденттүүлүгү - бил жаш адамдын инсандык өздөштүрүлгөн демократиялык нормалардын, баалуулуктардын, мамилелердин жыйындысы жана коомдун жашоо-турмушуна активдүү катышууну шарттайт. Жаштардын саясий социалдашуусу негизинен саясий көз караштарды жана ишенимдерди калыптандыруу менен гана чектелбестен, сөзсүз түрдө жаш адамдын саясий реалдуулукту курууга катышуусунун жана саясий, социалдык, экономикалык, маданий жана саясий чөйрөдө тикелей ишмердүүлүктүн мүмкүнчүлүгүн болжолдойт. Ошентип, жаштардын саясий социалдашуусунун туу чокусу - бил жаш адамдын мамлекеттин саясий турмушуна активдүү жана түрүктүү катышуусу.

13. Кыргызстанда жаштарынын бакубаттуулук жана өнүгүү индекси жаштардын социалдык активдүүлүгүнүн, мамлекеттик жаштар саясатынын негизин түзөт. Жаш муундун бакубаттуулугу жарапандык коомдун институттары, коомдук бирикмелер жана жаштар уюмдары менен активдүү өз ара аракеттенүүнүн негизинде жүзөгө ашырылуучу, өлкөнү инновациялык өнүктүрүүнүн зарыл социалдык шарттарын түзүүнү караган мамлекеттин өз алдынча иш багыты катары белгиледик. Жаштарды коомдук турмушка тартуу жана өзүн-өзү өнүктүрүүнүн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымдоо, жаштардын илимий, чыгармачылык жана ишкердик активдүүлүгүн колдоону камсыз кылуу бүгүнкү күндүн талабы. Ошондуктан, идеяларды, билимдерди жана талаптарды жайылтуу боюнча институционалдык аяңчаларды жана тармактарды түзүү зарыл. Ушуга байланыштуу, бул интеллектуалдык стратегияны иштеп чыгуу жана аны практикалык жактан ишке ашыруу үчүн коомдук илимдер тармагында иштеген окумуштуулардын орду өзгөчө болуп калат.

## ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР

1. Жаштардын коомго активдүү аралаштырууда, эң биринчи кезекте жаш муундар менен иштөө боюнча укуктук мыйзамдык актларды андан ары калыптандыруу, мамлекеттик органдар менен жаш жарапандын ортосундагы кызматташуунун принциптерин жана механизмдерин консолидациялоочу түрүктүү укуктук базаны түзүү.

2. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте “Жаш таланттарды аныктоонун жана өнүктүрүүнүн жалпы улуттук системасынын концепциясынын” долбоорун иштеп чыгуу. Орто мектептерде талаттуу балдар менен иштөө боюнча борборлор түзүү, таланттуу (зээндүү) балдардын маалыматтар банкын түзүү.

3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги менен биргеликте жеке каражаттарынын эсебинен билим алуу үчүн чет өлкөлөргө чыгып кетип жаткан жаштардын миграциялык каттоо системасын иштеп чыгуу. Өлкөдө чет мамлекеттерде өзүнүн жеке каражаттары менен окуп жаткан жаштардын кайсы жакта экендиги, кайсы адистикте окуп жаткандыгы жана алган академиялык жана илимий даражалары боюнча так маалымат жок. Мынрай статистика билим алып жүргөн (жаштар) мигранттар менен байланышта болуу үчүн гана эмес, алган билимдеринин жана көндүмдөрүнүн тармактары жөнүндө өлкөгө кайтып келгенде канчалык пайдалуу борорун теренирээк түшүнүү үчүн керек.

4. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги биргеликте жаштардын иш миграциясынын реалдуу масштабы жөнүндө билүүгө мүмкүндүк берүүчү ачык статистикалык эсепке алуу системасын иштеп чыгуусу зарыл.

5. Кыргызстандын өнер жайчылар жана ишкерлер соозуу, жеке ишкелер, жаштар саясатынын салттуу багыттарын активдештириүү, жаштардын атايын социалдык программаларын, жаштардын ар кандай иш-чараларын, долбоорлорун колдоо үчүн жалпы эле жаштар саясатын каржылоого активдүү финансаль-материалдык катышуусу зарыл. Жаштардын коомдук демилгелерин колдоо зарылчылыгы, жаштардын интеллектуалдык жана чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө мүмкүндүк берүүчү мамлекеттик жана эл аралык ири жаштар долбоорлорунун айланасына ресурстарды топтоо. Жаштардын психофизикалык, билим берүү, социалдык-экономикалык, коомдук-саясий жана маданий-руханий

потенциалын жогорулатуу чөйрөсүндө социалдык долбоорлорду мамлекеттик колдоонун артыкчылыктуу багыттары катары белүп көрсөтүү.

6. Жаштардын санараптик сабаттуулугун жогорулатуу, санараптик дүйнөгө ар кандай жаштарды тартуунун жаңы формаларын жана жолдорун түзүү жана андагы коопсуз жүрүм-турумду үйретүү. Жаштар чөйрөсүндө оюн-зоок, кибербуллинг, хакерлик жана Интернетке көз карандылык сыйктуу терс көрүнүштөр актуалдуу бойdon калууда. Онлайн мейкиндиги улутуна, динине жана саясатына негизделген жаштар арасында чыр-чатақтын күчөгөн аяңтчасына айланууда. Ушуга байланыштуу, тез арада профилактикалык чараларды көрүү маселеси актуалдуу болуп калууда. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын санараптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги менен бирдикте жаштардын интернет маданиятындагы терс кесептөрдөн алдын алууга жардам бере турган социалдык кийлигишүүнүн натыйжалуу стратегияларын жана программаларын иштеп чыгуусу зарыл.

7. Жалпы жаштардын интеллектуалдык жана чыгармачылык активдүүлүгүн өнүктүрүү, жаштардын өзүн-өзү ишке ашыруу жана потенциалын ачу үчүн шарттарды түзүү. Билим берүү насыясы контөгөн өнүккөн өлкөлөрдө эң популярдуу мамлекеттик банк иштеринин бири. Дүйнөдө жаштарынын 60% га жакыны мамлекеттик жана жеке банктардан сапаттуу билим алуу үчүн насыя альшат. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыстанда, чет өлкөлөрдө ЖОЖда окуу үчүн жана ошондой эле кыска, узак мөөнөттүү курстарга, стажировкаларга, ошондой эле MBA программаларына төлөп билим алуу үчүн жаштарга пайызыз банктык насыялардын системасын иштеп чыгуусу зарыл.

8. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги формалдуу эмес билим берүү системасын колдоп, андан ары калыптануусуна, жаңы базар экономикасынын шарттарына жооп берген кесиптик өнүгүү программалардын модулдарын иштеп чыгуу шарттарын колдоосу, жаштарды ишкердикке тартуу маданиятын өнүктүрүү зарыл. Билим бул-жаш муундун ийгилигинин негизги фактору. Формалдуу билим берүүдөн тышкary формалдуу эмес билим берүүнү, анын ичинде кесиптик өнүгүү программаларын, ишкердикти жана долбоорлорду башкаруу көндүмдерүн окутууну өнүктүрүү.

9. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, менен биргеликте "Жаш үй-бүлө" конкреттүү социалдык программасын иштеп чыгуусу зарыл. Эки же андан көп балалуу үй-бүлөгө багыт берүү жана жаштардын репродуктивдүү жүрүм-турумун материалдык, адеп-ахлактык жактан стимулдаштыруу, уюштуруу иштерин демилгелөө. Мамлекеттик демографиялык саясаттын басымы

жаштардын сергек жашоо мүнөзүн калыптандырууга, салтуу үй-бүлө институтун сактоого, өнүктүрүүгө багытталышы керек.

10. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте кыргыз улуттундагы чет өлкөлөрдө орто билим алып жаткан мектеп жашындагы өспүрүм балдарды, жакынды жана альски чет өлкөлөрдөгү мекендештердин балдарын ар кандай конференция, олимпиадаларга чакыруу, мекенге тартуу, аларды келечекте Кыргызстанга пайдалуу иштерге аралашыруу боюнча конкреттүү "Жаш кайрылман" концепциясын иштеп чыгуу. Чет өлкөлөрдө окуп билим алып жаткан жаштардын арасында кыргыз тилинин беделин бекемдөө, чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз жаштарынын жана мекендештеринин кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон кызыгуусун жогорулатуу иштерин жакшыртуу.

11. Жаштардын арасында (волонтердүк) ыктыярдуулук иштерин жайылтуу идеяларын колдоо жана жайылтуу ошондой эле практикалык ишке ашыруу иштерин жөндөө. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргызстанда жогорку окуу жайлар менен биргеликте ыктыярчылар/волонтерду даярдоо программаларын иштеп чыгуусу зарыл. Бул волонтердүк/ыктыярдуулук иштерине көбүнчө жогорку жана орто окуу жайлардын студенттерин, активдүү жаштар кыймылдарынын окулдарын тартуу керек.

12. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте "Жаштар чөйрөсүндө сергек жашоо образын пропагандалоо жана оорулардын алдын алуу концепциясын" иштеп чыгышы зарыл. Бул концепциянын негизинде конкреттүү программалар, модулдарын иштелип чыгып анда: жаштар чөйрөсүндө ВИЧ/СПИДдин алдын алуу, жаштардын арасында баңгы каражаттарды жана психотронтук заттарды колдонуунун алдын алуу, жыныстык жол менен берилүүтүү оорулардын кесептөрдөн түшүндүрүү, А жана В гепатитинин вирусунун алдын алуу, гастрит жана ашказан жараларынын алдын алуу, туберкулез ооруларын алдын алуу болушу керек. Жаштардын арасында сергек жана активдүү жашоо образын пропагандалоонун негизин түзүү керек. Окуу жайларда жаштардын арасында атайын сергек жашоо образы жөнүндө лекциялар уюштуруулушу зарыл.

13. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен биргеликте жаштарды коомдук иштерге тартуу аркылуу жаштар чөйрөсүндө экстремисттик көз караштардын тараалышына каршы туруу, жаштардын

арасындағы спорттук клубдарының жана бирикмелеринин ишин колдоо, алысқы райондордо, айылдарда коомдук жана спорттук-массалық иштерди үштүрүүчүлардың иштерине шарт түзүү.

14. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте, жаштарды маданий, адеп-ахлактык жана жарапандык-мекенчилдик жактан тарбиялоого көмектөшүү. Кыргыздандагы жаштар үчүн мамлекеттik жаштар саясатын ишке активдүү ашырууга катышкан жаштардын жана коомдук бирикмелеринин, окуу жайларынын жана башка ўюмдардын мыкты социалдык маанилүү демилгелерин жана жетишкендиктерин аныктоо жана колдоо. “Кыргыз жараны” концепциясынын негизинде жарапандык иденттүүлүкүтөө өнүктүрүү маданият, ММК жана социалдык тармактарга берилет. Жаштарды улуттук тарых, тил, маданият, нарк насилибизди сактоо, өнүктүрүү, кийинки муунга откөрүп берүү маданиятына тарбияо.

15. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги жаштар арасында маданий баалуулуктарды жайылтуу боюнча иш-чараларды үштүүсү зарыл: жыл сайын мектеп окуучулары жана студенттер арасында театралдык конкурстар андан тышкary театр билеттеринин баасын төмөндөтүү жана окуучуларга, жаштарга арзандаттуу системасын түзүү, жаштардын актуалдуу темаларына заманбап театр оюндарын коюу, жогорку окуу жайлардын, жалпы билим берүү мекемелеринин базасында театр студияларын түзүү. Кыргыз улуттук Г. Айтисев атындағы көркөм сүрөт искусство музейи жана башка республикадагы музейлер менен жогорку окуу жайлары, мектептер тыгыз иштөөсү, байланышта болуусу зарыл.

## ДИССЕРТАЦИЯЛЫНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА ЖАРЫЯЛАНГАН ЭМГЕКТЕРДИН ТИЗМЕСИ

1. Жунушова, С. О. Тенденции развития национального самосознания кыргызской молодежи в условиях глобализации [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. – Бишкек, 2011. - Юбилейный выпуск С.103-107. - [Электронный ресурс]. [http://lib.knu.kg/files/2011/vesnik\\_Jubilei\\_KNU2011.pdf#page=103](http://lib.knu.kg/files/2011/vesnik_Jubilei_KNU2011.pdf#page=103)
2. Жунушова, С. О. Молодежь Кыргызстана в современном мире: проблемы социокультурной идентификации. [Текст] / С.О. Жунушова // Наука и новые технологии. - Бишкек, 2012. - С.172-175. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26299779> - Загл. с экрана
3. Жунушова, С. О. Социальная идентичность как объект социологического анализа [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. – Бишкек, 2012. – Вып. 2. - С.79-83. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://lib.knu.kg/files/2012/Vestnik2.pdf> - Загл. с экрана.

4. Жунушова, С.О. Влияния поликультурного образования на идентичность городской молодежи Кыргызстана [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. - Бишкек, 2012. - Вып. 2. - С.83-87. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://lib.knu.kg/files/2012/Vestnik2.pdf> - Загл. с экрана
5. Жунушова, С.О. Религиозная идентичность молодежи Кыргызстана в условиях глобализации [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. – Бишкек, 2013. – Вып.1. - С.141-145. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://lib.knu.kg/files/2013/vestnik\\_1\\_2013.pdf](http://lib.knu.kg/files/2013/vestnik_1_2013.pdf) - Загл. с экрана
6. Жунушова, С.О. Формирование социальной идентичности студенческой молодежи в современных условиях Текст] / С.О. Жунушова // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. – Бишкек, 2013. – Вып.1. - С.145-150. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://lib.knu.kg/files/2013/vestnik\\_1\\_2013.pdf](http://lib.knu.kg/files/2013/vestnik_1_2013.pdf) - Загл. с экрана
7. Жунушова, С.О. Особенности воздействия средств массовой информации на трансформации социальной идентичности студенческой молодежи Кыргызстана в современных условиях [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник БГУ им. К.Карасаева. - Бишкек, 2013. - С.38-40. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44881874> - Загл. с экрана
8. Жунушова, С.О. Компетентностный подход в контексте Болонского процесса как позитивный фактор социализации студенческой молодежи [Текст] / С.О. Жунушова // Ученые записки: серия гуманитарные науки. - Худжанд, 2013, 2(35). - С.231-242. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20192037>-Загл. с экрана
9. Жунушова, С.О. Специфика политической идентификации молодежи Кыргызстана в контексте глобализации и мультикультурализма [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник АУПКР. – Вып. №18. - Бишкек, 2013. - С.78-84. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа <https://elibrary.ru/item.asp?id=25993231> - Загл. с экрана
10. Жунушова, С. О. Проблемы социальной идентичности молодежи Кыргызстана в условиях глобализации [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. - Бишкек, 2014. – Вып. 1. - С.120-125. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://lib.knu.kg/ru/vestnik-knu-2014/> - Загл. с экрана
11. Жунушова, С. О. Методология изучения социальной идентичности как объекта социологического анализа [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. - Бишкек, 2014 – Вып.№2. - С.93-99. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://lib.knu.kg/files/2014/vestnik\\_2\\_2014.pdf](http://lib.knu.kg/files/2014/vestnik_2_2014.pdf) -Загл. с экрана
12. Жунушова, С. О., Казак к. Н. Молодежные движения в современном Кыргызстане: процесс формирования элиты [Текст] / С.О. Жунушова, Н.

- Казак к. // Монография: Издательство КНУ им. Ж. Баласагына. - Бишкек, 2015. - 13 пл. - 207 с.
- 13.Жунушова, С.О. Современные молодежные движения как фактор в формировании патриотической идентичности молодежи [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. - Бишкек, 2015. - С.80-84. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23671994>- Загл. с экрана
- 14.Жунушова, С.О. Роль современного университетского образования в процессе формирования религиозной культуры молодежи [Текст] / С.О. Жунушова// Alatoo academic studies. - Бишкек, 2017. - №1. - С 147-152. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28314592> - Загл. с экрана
- 15.Жунушова, С.О. Место и роль национальных элит Кыргызстана в обеспечении религиозной безопасности в современных условиях [Текст] / С.О. Жунушова // Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. - Таджикистан и современный мир. - № 2 (61). - Душанбе, 2018. - С. 58-68. - [Электронный ресурс]. <https://elibrary.ru/item.asp?id=39214745>- Загл. с экрана
- 16.Жунушова, С. О. Основные факторы, влияющие на нестабильную религиозную ситуацию в Кыргызстане в современных условиях [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник БГУ. - №2 (44). - Бишкек, 2018. - С.109 -112. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:<https://elibrary.ru/item.asp?id=35111001>- Загл. с экрана
- 17.Жунушова, С. О. Обеспечение религиозной безопасности молодежи Кыргызстана в современных условиях [Текст] / С.О. Жунушова // Вестник КНУим. Ж. Баласагына. - Бишкек, 2018. - №2 (94). - 106-109. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35246509>
- 18.Жунушова, С.О., Казак к. Н. Роль элиты Центральной Азии в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии в религиозной сфере (результаты экспертного опроса). [Текст] / С.О. Жунушова, Н. Казак к. // Вопросы политологии. - Москва, 2018. - 11(39), 2018, с.906-914. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36508097>- Загл. с экрана
19. Жунушова, С. О., Эдилбек к. М. Дин азыркы коомдогу озгочо институт катары.[Текст] / С.О. Жунушова, М.Эдилбек к. //Alatoo academic studies. - Бишкек, 2019. - №1. - С 144-150.- [Электронный ресурс]. - Режим доступа:<https://elibrary.ru/item.asp?id=38525280>- Загл. с экрана
- 20.Эдилова, М. М., Жунушова, С.О. Кыргызстандагы коопсуздукут сактоодо ислам динин туткан жаштардын ролу. [Текст] / М.М. Эдилова, С.О. Жунушова // Alatoo academic studies. - Бишкек, 2019.- №1. - С 151-159. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=38525281>- Загл. с экрана
- 21.Жунушова, С. О. Распространение радикального ислама в среде молодежи как угроза национальной безопасности Кыргызстана. [Текст] / С.О. Жунушова // В сборнике материалов докладов 6 всероссийского социологического конгресса “Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов”. - 2020г. – С.915-924. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44326213> - Загл. с экрана
- 22.Жунушова, С. О. Религиозная культура молодежи Кыргызстана как фактор обеспечения национальной безопасности [Текст] / С.О. Жунушова// Alatoo academic studies. - Бишкек, 2020. - №3. - С.298-307. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44451190> - Загл. с экрана
- 23.Наастасюк, Н.П., Жунушова С.О. Социально-экономические ресурсы и обеспечение демографической безопасности в странах Центральной Азии[Текст] / Н.П. Наастасюк, С.О. Жунушова// Психолого-педагогические безопасности человека и общества. - Санкт-Петербург, 2021. - 5(51). - С.42-48. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45799336>- Загл. с экрана
- 24.Жунушова, С.О. Кыргызстанда ислам дининин саясатташусу улуттук коопсуздукка коркунуч туудурган фактор катары [Текст] / С.О. Жунушова //Вестник КНУим. Ж. Баласагына. - Бишкек. - 2021. - №1 (105). - 157-163. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46485099>-Загл. с экрана
- 25.Жунушова, С.О. Женщины Кыргызстана в науке: историко-социологические аспекты [Текст] / С.О. Жунушова // Alatoo academic studies. - Бишкек, 2022. - №2. - С.273-281. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49469564>-Загл. с экрана
- 26.Osmonova D., Zhunushova S., Kostuk Sh., Bekboeva A., Alykulova G. A. Sociological study of the religious identity of young people in Central Asia and Europe (following the example of Kyrgyz Republic and the Republic of Poland) [Text] / D.Osmonova, S. Zhunushova, Sh.Kostuk, A.Bekboeva, G. A. Alykulova// Pharas Journal of Theology. - ISSN 2414-3324. - Volume, 105. - Themed Issue 3 - (2024). - Режим доступа: [https://www.researchgate.net/publication/381072351\\_A\\_Sociological\\_study\\_of\\_the\\_religious\\_identity\\_of\\_young\\_people\\_in\\_Central\\_Asia\\_and\\_Europe\\_fo llowing\\_the\\_example\\_of\\_Kyrgyz\\_Republic\\_and\\_the\\_Republic\\_of\\_Poland](https://www.researchgate.net/publication/381072351_A_Sociological_study_of_the_religious_identity_of_young_people_in_Central_Asia_and_Europe_fo llowing_the_example_of_Kyrgyz_Republic_and_the_Republic_of_Poland)- Загл. с экрана
- 27.Жунушова, С.О., Мадалиев, М.М. Жаштардын билим алуу миграциясы жана коопсуздук көйгөйлөрү [Текст] / С.О. Жунушова, М.М. Мадалиев // Известия вузов. - Бишкек, 2024. - №1. - С.267-270. - [Электронный ресурс]. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=69230755>- Загл. с экрана

28. Жунушова, С.О., Мадалиев, М.М. Эмгек миграциясынын жаштарга тийгизген социалдык таасирлери [Текст] / С.О. Жунушова, М.М. Мадалиев // Известия вузов. - Бишкек, 2024. №1. - С.271-274. - [Электронный ресурс]. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=69230756>- Загл. с экрана
29. Жунушова, С.О. Массалык маалымат каражаттары жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышында негизи фактор катары [Текст] / С.О. Жунушова // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - Бишкек, 2024. - №3. - С.331-334. - [Электронный ресурс]. <https://elibrary.ru/item.asp?id=75097252>- Загл. с экрана

Жунушова Сайкал Орозовианын “Кыргызстан жаштарынын социалдык иденттүүлүгү: абалы жана келечети” деген темада 22.00.04 – социалдык түзүлүш, социалдык институттар жана процесстер адистиги боюнча социология илимдеринин доктору илимий даражасын изденип алуу учун жазылган диссертациясынын

## РЕЗЮМЕСИ

**Негизги сөздөр:** жаштар, жаштар кыймылы, жаштар саясаты, иденттүүлүк, идентификация, социалдык иденттүүлүк, ааламдашуу, трансформация, модернизация, институционалдык өзгөрүүлөр, баалуулук багыттары, үй-бүлө, дин, миграция.

**Изилдөө объектиси.** Кыргызстандын жаштары – өзүнүн социалдык иденттүүлүгүн калыптандырып жаткан социалдык-демографиялык топ.

**Изилдөө предмети.** Коомдук мамилелердин өзгөрүү шарттарында Кыргызстан жаштарынын социалдык иденттүүлүгү.

**Изилдөөнүн максаты.** Заманбап Кыргызстан жаштарынын бойго жетип, улуу муундун катарына кошулуусунда өзүн-өзү аныктоонун, социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышынын өзгөчөлүктөрүн жана факторлорун аныктоо.

**Изилдөөнүн методологиялык негизи.** Диссертациялык изилдөөнүн методологиялык негизин функционализмдин, символикалык интеракционизмдин социологиялык принциптери, системалык-структуралык, ишмердик, структуралык-функционалдык анализ, феноменологиялык социология, психоаналитикалык, тобокелдик, интегративдик, муундук ыкмалар түзүү.

**Алынган натыйжалар жана алардын жаңылыгы.** Диссертация ааламдашуу шартында жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптануу өзгөчөлүгүнө комплекстүү социологиялык анализ жасаган биринчи эмгек болуп саналат. Жаштардын социалдык иденттүүлүгүнүн калыптанышына автордук аныктамасы берилди жана анын болжолдуу потенциалы азыркы шарттарда жаштардын өнүгүүсүнүн абалын жана тенденцияларын талдоо үчүн заманбап социологиялык негизги идеялардын бири катары аныкталган.

**Колдонуу чөйрөсү.** Диссертациянын теориялык жана практикалык жыйынтыктары стратегиялык улуттук жаштар программынын документтерин иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн. Диссертациянын материалдары: “Жаштар социологиясы”, “Үй-бүлө социологиясы”, “Дин социологиясы”, “Саясий социология”, “ЖМК социологиясы”, “Коопсуздук социологиясы”, “Жаштардын арасында социалдык иштерди уюштуруу” боюнча атайын курстарды даярдоодо колдонулушу мүмкүн.

## РЕЗЮМЕ

диссертации Жунушовой Сайкал Орозовны на тему “Социальная идентичность молодежи Кыргызстана: состояние и перспективы” на соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы

**Ключевые слова:** молодежь, молодежное движение, молодежная политика, идентичность, идентификация, социальная идентичность, глобализация, трансформация, модернизация, институциональные изменения, ценностные ориентации, семья, религия, миграция.

**Объект исследования.** Молодежь Кыргызстана как социально-демографическая группа, формирующая свою социальную идентичность.

**Предмет исследования.** Социальная идентичность молодежи Кыргызстана в условиях трансформации общественных отношений.

**Цель исследования.** Выявить особенности самоопределения и факторы формирования социальной идентичности молодежи Кыргызстана в период вхождения во взрослую жизнь.

**Методы исследования.** В качестве методологической базы при выработке исследовательской концепции были использованы такие принципы и методы познания как: историко-логического, системного анализа, структурно-функционального анализа, нормативно-ценостного подхода, конфликтологического, поколенческого, субкультурного феноменологического, рискологического подходов, сравнительного анализа.

**Полученные результаты и их новизна.** В диссертации впервые осуществлен комплексный социологический анализ специфики формирования социальной идентичности молодежи Кыргызстана в условиях глобализации и модернизации общественных отношений. Представлено авторское определение социальной идентичности молодежи и определен ее приблизительный потенциал как одного из основных современных социологических идей для анализа состояния и тенденций развития молодежи в современных условиях.

**Область применения.** Результаты исследования могут быть использованы для разработки программ, проектов социальной поддержки молодежи. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке спецкурсов: “Социология молодежи”, “Социология семьи”, “Социология религии”, “Политическая социология”, “Социология СМИ”, “Социология безопасности”, “Социальная работа с молодежью”.

## SUMMARY

of the dissertation of Zhunushova Saikal Orozovna “Social identity of the youth of Kyrgyzstan: state and prospects” for the degree of Doctor of Sociological Sciences in specialty 22.00.04 - Social Structure, Social Institutions and processes

**Keywords:** youth, youth movement, youth policy, identity, identification, social identity, globalization, transformation, modernization, institutional changes, value orientations, family, religion, migration.

**The object of the study.** Young people of Kyrgyzstan as a socio-demographic group forming their social identity.

**The subject of the study.** The social identity of young people of Kyrgyzstan in the context of the transformation of social relations.

**The purpose of the study.** To identify the features of self-determination and factors of formation of the social identity of young people of Kyrgyzstan during the period of entering adulthood.

**Research methods.** Such principles and methods of cognition as historical logical, system analysis, structural-functional analysis, normative-value approach, conflictological, generational, subcultural phenomenological, risk-based approaches, and comparative analysis were used as a methodological basis for the development of the research concept.

**The results obtained and their novelty.** For the first time, the dissertation provides a comprehensive sociological analysis of the specifics of the formation of the social identity of the youth of Kyrgyzstan in the context of globalization and modernization of public relations. The author's definition of the social identity of youth is presented and its approximate potential is determined as one of the main modern sociological ideas for analyzing the state and trends of youth development in modern conditions.

**The scope of application.** The research results can be used to develop programs and projects for social support of young people. The dissertation materials can be used in the educational process in the preparation of special courses on “Sociology of youth”, “Sociology of family”, “Sociology of religion”, “Political Sociology”, “Sociology of Mass Media”, “Sociology of security”, “Social work with youth”.